

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК  
ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ**

**Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият  
институту**  
**И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик  
университети**

**Д 10.09. 394 диссертациялык кеёеш**

**Кол жазма укугунда**  
**УДК 372. 881.1 (575.2)**

**(043.3)**

**Мирзахидова Миясар Инамжановна**

**ЪЗБЕК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ  
АТООЧ КАТЕГОРИЯЛАРЫНЫН ТАБИЯТЫ**

**Адистиги: 10. 02. 06 – т\рк тилдери**

**Филология илимдеринин доктору  
окумуштуулук даражасын алуу \ч\н жазылган  
диссертациянын авторефераты**

БИШКЕК – 2010

Иш Жалал-Абад мамлекеттик университетинин тъзек тили жана адабияты кафедрасында аткарылды.

**Илимий кеёешчи:** Филология илимдеринин доктору, профессор **С. Ж. Мусаев.**

**Расмий оппоненттер:** Филология илимдеринин доктору, профессор **К. З. Зулпукarov;**  
Филология илимдеринин доктору **Б. Сагынбаева;**  
Филология илимдеринин доктору **Ш. Шахабитдинова.**

**Жетектъч\ мекеме:** К. Тыныстанов атындагы Ысык-Къл мамлекеттик университетинин кыргыз тил илими кафедрасы.

Диссертация 2010-жылдын 14 майында saat 11.00 де Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдында ачылган филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча Д 10. 09. 394 диссертациялык кеёешинин жыйынында корголот.

Дареги: 720071, Бишкек ш., Ч\й просп., 265 а.

Диссертация менен Кыргыз республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасынан таанышууга болот.

Автореферат 2010-жылдын «»  
жънът\лд\.

Диссертациялык кеёштин окумуштуу катчысы,  
филология илимдеринин кандидаты

Б. А.

Жайлообаев.

## Диссертациянын жалпы м\нъздъмъс\

Борбордук Азияда байыртадан эле кыргыз, тъзбек, казак, түркмөн, тажик ж. б. улуттар жана аралаш жашайт. Этникалык мындай кырдаал, бир жагынан, булардын тилдеринин ъз ара бири-бирине тийгизген таасири ътъ к\чт\\ экендин кърсътсъ, экинчиден, ар бир эгеменд\\ республиканын ъз мамлекеттик тилине ээ болушу жана аларды ареалдык жактан \йрън\\, салыштырып изилдъ иштерин ж\рг\з\\ азыркы к\нд\\н чоё проблемасына айланганын кърсътт\\. Башка республикалар сыйктуу эле ълкъб\зд\\н коомдук-саясый турмушунда болуп жаткан ъзгър\\лър илим чъйръс\\нъ, гуманитардык багыттагы илимдерге, айрыкча тил илимине ъз таасирин тийгиз\\дъ. Ошондуктан чектеш бир нече тилдин грамматикалык түзүлүшүн текстештирип изилдъ ж\рг\з\\ маселеси к\н тартибине коюлуу менен, текстеш тилдердин морфологиясын прагматикалык аспектиде кароого ъзгъчъ басым жасоо зарылдыгы пайда болууда.

Тил коомдук кубулуш катары жаралгандыктан жана ъз\\н жараткан коомду тейлекендиктен, ар бир тилдин системалык т\з\л\ш\\нъ тиешел\\ ъзгъчъл\ктърд\\н бар экендин да танууга болборт. Бул ъзгъчъл\к XX кылымдын лингвистикасындагы негизги багыт катарында тилге система-структуралык анализ концепциясын кеёри пайдалануу менен байланыштуу экендин кърсът\\гъ болот.

Тектеш тилдердин салыштырылып изилденишине системалык анализ методун колдонуу текстештирилип жаткан тилдердин жалпылыгы менен ъзгъчъл\ктър\\н ачып бер\\н\\н абдан пайдалуу жолу экендин изилдълърд\\н жыйынтыгы кърсът\\п отурат.

Түрк тилдеринин фонетикасы, лексикасы, грамматикасы жана этимологиясы боюнча кийинки жарым кылымдан ашуун мезгилдин ичинде къптъгън илимий иштер, изилдълър жүргүзүлүп, окуу китечтери жазылды. Грамматиканын бир бъл\м\ болгон морфология боюнча да башка текстеш тилдердин материалдарынын негизинде иштелген изилдълърдъй эле ъзбек жана кыргыз тил илиминде да жетишкен ийгиликтер арбын экенин белгилебей коюуга болбайт.

Кыргыз тилинин таксономиялык грамматикасынын изилденишинде атактуу илимпоздор - К. Тыныстанов, И. А. Батманов, К. К. Сартбаев, Б. М. Юнусалиев, Ж. Ш\к\ров, Б. Ъ. Орузбаева, С. Кудайбергенов, С. Давлетов, Т. К. Ахматов, А. Турсунов, А. Жапаров, Ы. Жакыпов, Б. Ж. /мъталиева, Н. Чечейбаева, Ж. К. Сыдыков, Т. Садыков, С. Ж. Мусаев, К. З. Зулпукаров, С. Абдуллаев, З. К. Дербишева жана башкалар; ъзбек тилинин грамматикасын изилдъдъ Ф. Камол, А. Г. Гулямов, Ш. У. Рахматуллаев, М. А. Аскарова, Ш. Ш. Шоабдурахмонов, У. Турсунов, И. Кучкартаев, А. Нурманов, Х. Нигматов, А. Рустамов жана орус окумуштуулары - А. Н. Кононов, Н. К. Дмитриев, Э. В. Севортян, Н. А. Баскаков, В. Г. Гузев, С. Н. Иванов, А. В. Исаченко, Б. А. Серебренников, Н. З. Гаджиева жана башкалардын жалпы түркологияга кошкон баалуу илимий салымдарын белгилеп ът\\ зарыл.

Жалпы эле түрк тилдеринин морфологиясына тиешел\\ изилдълърдъ кийинки жылдары системалык анализ жолу кеёири колдонулуп келе жатат. Мунун бир катар себептери бар:

- биринчиден, кийинки жылдарда теориялык тил илиминин жетишкен ийгиликтеринин натыйжасында системалык-структуралык багыт түркология илиминде да кеёири колдонула баштады;
- экинчиден, тилдик структуралык денгээлдердин ичинен морфология тилдин системалык табиятын къб\ръък чагылдыруу м\мк\нч\л\г\нъ ээ экендиги аныкталды;
- \ч\нч\дън, тилдик бардык категориилар жана бирдиктер ъз ара бири-бири менен тыгыз карым-каташта, бирок алардын система-структуралык мұнъзұ морфологияда ъзгъчъ орунга ээ.

Ъзбек жана кыргыз тилдеринин морфологиясын изилдъдъг\\ жетишкендиктер арбын экендигине карабай, бул эки тилди текстештирип \йрън\дъ системалык анализге негизделген атайын изилдъ иштери колго алына әлекити кър\нд\...

Җънъкъй айтканда ъз ара карым-каташтагы элементтердин туруктуу байланыштарынан уюшулган б\т\нд\к система болуп эсептелет. Мындай б\т\нд\к салыштырмалуу болгондуктан, ал жогорку даражадагы системаларга салыштырмалуу элемент катары гана каралат. Система жана структура т\ш\н\г\ тилде бир б\т\нд\к катары кабылданат жана бул т\ш\н\к\т\ негизги максаттарынын бири ушул эки т\ш\н\к\т\ н ортосундагы катышты белгилъ, ъзбек жана кыргыз тилдериндеги морфологиялык категорияларын системалуулук принцибине негиздеп изилдъ болуп саналат.

Системалуулук принциби диалектикалык философиянын объективд\л\к, субстанциалдуулук сыйктуу принциптери менен тыгыз байланышкан. Ошондуктан диалектикалык философиянын ушул негизги принциптеринин морфологиялык денгээлде реалдашуусун аныктоого аракет жасадык.

Талдоого алына турган айрым бир объект биздин ыктыярыбыздан жана аё-сезимиизден сырткары ъз алдынча жашоочу материя болуп саналат. Демек, мына ушунун ъзү - объективдүүлүк. Бир караганда жънъкъй эсептелсе да, чындыгында, тил бирдиктери объективдүү экендигин эске алуу - теориялык тил илиминде актуалдуу маселе. Анткени биздин баамыбызда, жалгыз элементтер жана ар кандай кеп тилдин ъзүндъй боло албайт. Объективдүүлүктүн негизги шарты - анын субстанциалдуу экендигинде.

Морфологияны изилдъ биздин иште аталган принциптерге негизделгендиктен, айрыкча тектештирме пландагы иштерге ъзгъчъ къёул бурулат.

Бири-бирине тектеш болгон тилдерде деле ъзүнъ тиешелүү ъзгъчълүктөрдүн болушу шексиз. Мындай ъзүнъ тиешелүүлүктөр жалпылыктардын къмускъсүндъ калышы мүмкүн, бирок тил бирдигине ъз алдынча ънүгүүчү материя катарында кароо менен ал ъзгъчълүктөрдү аёдоого болот.

Илиний ишибизде ъзбек жана кыргыз тилдеринин морфологиясынын анализине мына ушул планда изилдъ жүргүзүүгъ аракет жасадык.

### **Теманын актуалдуулугу.**

Җылымдын 70-жылдарынан баштап т\ркология илиминде колдонула баштаган система-структуралык багыттагы изилдълър т\рд\\ къз караштарды пайда кылды. Айрыкча морфологияда форма, маани, категория жана съз т\рк\мдър системасы же системадагы морфемалардын орду,

м\нъз\ сыйктуу маселелер каралып, ал эми ушул эле учурда генетикалык жактан жакын болгон т\рк тилдеринин, башкача айтканда, ъзбек жана кыргыз тилдеринин морфологиялык т\з\л\ш\ндъг\ жогоруда белгиленген системалуулук же андагы болгон ъзгъчъл\ктър ъз ара салыштырылып изилдъгъ алынбай келген. Изилдъб\зд\н актуалдуулугу мына ушул проблеманы талкууга алууга т\здън-т\з тиешеси бар.

Кыргыз Республикасынын коомдук-маданий турмушундагы ъзгър\лър республикада жашаган т\рк тилд\,, дагы башка улуттун ък\лдър\н\н тилин ъз ара салыштырып изилдъгъ кеёири м\мк\нч\л\ктърд\ т\зд\. Республикабыздагы бардык тилдерге болгон демократиялык мамиле алардын теориялык жактан изилденишине да оё таасирин тийгиз\дъ. Ошондуктан ушул багытта, тактап айтканда, ъзбек жана кыргыз тилдерин морфологиялык аспектиде салыштырып талдоого алуу, жыйынтыктарды чыгаруу изилдъб\зд\н актуалдуулугунун дагы бир кърсътк\ч\ деп эсептейбиз.

Б\г\нк\ к\нгъ чейин тигил же бул тилди система-структуралык аспектиден талдоого алган изилдълър арбын болгону менен, алардын бири да ъзбек, кыргыз тилдерин тектештирме планда изилдъгъ арналган эмес. Тектеш тилдердин морфологиясын салыштырып изилдъ учурдагы т\ркология илиминин актуалдуу маселелеринин бири деп белгилесек туура болот.

Съз т\рк\мдър\н\н ъз ара мамилелери, системадагы орду, морфологиялык категориялардын анализи жана классификациясы, грамматикалык форма, грамматикалык маани сыйктуу т\ш\н\ктърд\н системалык анализине эки тилдин материалдарынын негизинде кароо жаёынатыйжаларды бериши бышык. Бул тандалып алынган теманын актуалдуулугун дагы бир ирет далилдейт.

### **Изилдън\н объектиси жана предмети.**

Эки тилдин морфологиясынын система-структуралык т\з\л\ш\ иликтън\н объектисин, ал эми тилдердин атоочтук категориялары анын предметин т\зът.

### **Изилдън\н максаты жана милдеттери.**

**Изилдън\н негизги максаты** - ъзбек жана кыргыз тилдерин морфологиялык категорияларынын базасында тилди система катары изилдън\н аспектилерин, принциптерин иштеп чыгуу жана ушунун негизинде тектеш эки тилдин атоочтук категорияларындагы система-структуралуулукту конкреттүү фактылар аркылуу кърсътүү.

**Ушул максатты ишке ашыруу \ч\н тъмънк\дъй милдеттер коюлду:**

- ъзбек жана кыргыз тилдериндеги атооч категорияларды талдоого алууда система-структуралык анализдин принциптерине таянуу;
- аталган тилдердеги морфологиялык денгээлдин бирдиктерин салыштырып ажыратуу жана аларга система катары аныктама берүү;
- эки тилдеги атоочтук категориялардын кълъм\н жана чегин белгилъь;
- морфологиялык бирдиктердин бул тилдердеги жалпылыгын жана айырмачылыгын аныктоо;
- ъзбек жана кыргыз тилдериндеги морфологиялык категориялардын ички мазмунун, формасын, кълъмүн салыштыруу аркылуу түрк тилдеринин морфологиялык структурасындагы жалпылык жана ъзгъчълүктөрдү кърсүтүү.

#### **Изилдъян\н илимий жаёылыгы:**

-ъзбек, кыргыз тилдеринин морфологиясын салыштырып изилдъедъ система, структура жана элемент т\ш\н\ктър\н\н диалектикалык карым-катыш принциптери жана алардын ъз ара реализацияланыш маселелери аныкталды;

- грамматикалык маани жана форманын морфологиялык категория т\з\дъг\ м\мк\нч\л\г\ эки тилдин конкретт\\ мисалдары аркылуу далилденди;

- морфологиялык категорияны система, структура, элемент, белги катары бъл\шт\р\\ критерийлери иштелип чыкты;

- съз, съз формасы жана лексема т\ш\н\ктър\ жиктелип, эки тилдеги съз т\рк\мдър\н\н айырмачылыктары белгиленди;

- създър\ съз т\рк\мдъргъ ажыратуунун тилдик жана логикалык критерийлери кърсyt\лд\;

- съз т\рк\мдър\н\н катары жана алардын ички мамилелери талдоого алынды;

-атооч категорияларынын толукталган жаёыча классификациясы сунуш кылышынды;

-ъзбек, кыргыз тилдериндеги атоочтук категориялардын жалпы грамматикалык маанилери аныкталды;

-даража, салыштыруу, баяндоочтук, субъективдүү баалоо сыйктуу категориялардын эки тилдеги ъзгъчъл\ктър\ аныкталды;

-съз т\рк\мдър\н\н транспозициясына жаёыча къз караш сунуш кылышынды.

### **Изилдъын\н теориялык жана практикалык мааниси.**

Диссертациялык эмгек ъзбек, кыргыз жана башка т\рк тилдеринин морфологиялык системасын изилдъдь белгил\ даражада теориялык негиз болот.

Изилдъь ишибизден чыгарылган жоболор жана жыйынтыктар т\рк тилдеринин салыштырма грамматикасын тереёдетип иликтъягъ м\мк\нч\л\к т\зът.

Изилдъын\н материалдарын, тыянактарын азыркы ъзбек, кыргыз жана башка т\рк тилдерин салыштырып изилдъдъ, жогорку окуу жайларда «Салыштырма грамматика», «Т\ркологияга кириш\» курсун окутууда, атайын курстарда окуу курал катары пайдаланса болот.

Эмгектин материалдары ъзбек мектептеринде, жогорку окуу жайларынын ъзбек топторунда кыргыз тилин окутууда, кыргыз тилин тереё ъздыштүрүгъ шарт түзът.

### **Коргоого коюлуучу негизги жоболор:**

1. Ън\г\ жолунун ар т\рд\ болушуна карабай, ъзбек жана кыргыз тилдеринде бирдей морфологиялык категориялар ън\ккън, муунун негизги себептеринин бири тилдердеги типологиялык ъзгъчъл\к, экинчиси, морфологиялык категорияларга тышкы факторлор анча таасир тийгизбейт, морфологиялык категориялар тилдин система-структуралуулук табиятын, грамматикалык ъзгъчълүгүн ачык кърсът\ч\ тилдик негизги фактор болуп саналат.

2. Ар кандай морфологиялык бирдик оппозициялуу оомалык (противоречивая двойственность) касиетке ээ болгондуктан, башка кубулуштар менен болгон карым-катышы диалектикалык м\нъздъ.

3. Лексема жана съз бири-биринен айырмаланган бирдик катары эсептелип, съз деген т\ш\н\ккъ бир эле негизги създър гана эмес, кызматчы създър да кирет. Ал эми лексема ъз алдынча маанил\ съз катары гана каралат.

4. Съз т\рк\мдър\н\н чеги эки тилде теё салыштырмалуу, аларды бири-бирине ът\ч\ жалпы конверсиялык кубулуш (транспозиция) жана тил бирдиктери аныктайт.

5. ъзбек жана кыргыз тилдеринде бирдей съз т\рк\м\ бар, алар алкактык (поле) табиятка ээ, ал тилдердеги съз т\рк\мдър\н\н мазмундук жана грамматикалык м\мк\нч\л\к\тър\ дээрлик бирдей, бирок ошого карабай белгил\ даражада ъзгъчъл\к\търгъ да ээ.

6. Ъзбек жана кыргыз тилдеринде синтетикалык табиятка ээ болгон бирдей атоочтук категориялар бар, алар тилде болгон бардык синтетикалык формаларды камтыйт. Бул категориялар тилдик кубулуш катары ъз ара мамиледеги системаны пайдаланып кылат. Тилдерде категориалдык эмес формалар жок.

### **Изилдъян\\н методологиясы жана методдору.**

Изилдъян\\н методологиялык негизин предметке системаструктуралык мамиле (подход) т\\зът. Изилдъянун максатын орундаатуу \ч\\н негизги метод катары салыштыруутектештир\\, сыпаттама методдору, индукция, дедукция, системалык анализ, синтез жана структуралык принциптер пайдаланылды.

### **Изилдъян\\н апробациясы.**

Диссертациялык изилдъян\\н негизги жыйынтыктары, маанил\\ жоболору Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасында, текстеш элдер филологиясы факультетинин ъзбек тили жана адабияты кафедрасында, Ош мамлекеттик университетинин ъзбек тили жана окутуунун методикасы кафедрасында, Ош Кыргыз-Ъзбек университетинин ъзбек тили жана адабияты, тил илими кафедраларында, Анжиян (Ъзбекстан) мамлекеттик Тилдер институтунун тил илими кафедрасында, эл аралык, республикалык илимий-практикалык конференцияларда жасалган илимий баяндамалар аркылуу талкууланды. ЖАМУнун ъзбек тили жана адабияты жана кыргыз тили жана адабияты кафедраларынын бириккен, кеёйтилген жыйынында жана КР ИУА Тил илими институтунун Окумуштуулар кеёешинин кеёйтилген жыйынында талкууланды.

Диссертациялык изилдъян\\н негизги мазмуну темага байланышкан 2 монографияда, жогорку окуу жайлары \ч\\н жазылган окуу куралдарында, орто мектептер \ч\\н жазылган окуу китептеринде, 1 программада жана Кыргызстандын, Ъзбекстандын рецензиялануучу илимий басылмаларында жарыкка чыккан макалаларында чагылдырылган.

Диссертациянын негизги мазмуну 1999-жылдан бери Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты, ъзбек тили жана адабияты адистиктеринин студенттерине лекция катары ътүлүп келе жатат. Мындан сырткары аталган адистиктердин 5-курсунун студенттерине

ъткър\лгън атайын курстарда, т\рк тилдеринин салыштырма грамматикасы курсунда колдонулду.

**Иштин кълъм\ жана структурасы.** Диссертация кириш\дън, З бъл\мдън, ар бир бъл\мд\н корутундуларынан, жалпы корутунду жана пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат.

### **Диссертациянын негизги мазмуну.**

Кириш създъ теманын актуалдуулугу негизделип, диссертацияда кътър\лгън негизги маселелердин олуттуулугу, илимий жактан изилдениш деёгээли, негизги булактар, алардын изилден\c, диссертациянын максаты, милдеттери, анын жаёычылдыгы, апробацияланышы, структуралык бъл\н\ш\ сыйктуу маселелер каралды.

Диссертациянын биринчи бъл\м\ «*Ҷызбек жана кыргыз тилдеринин морфологиясын система катары изилдън\н негиздери*» деп аталат. Бул бъл\м 6 параграф жана корутундудан турат.

ХХ кылымдагы тил илиминде кълтъгън талаштартыштардын болгондугуна карабастан, тил илиминин жетишкендиктеринин бири катары система т\ш\н\г\ жана системалык талдоо ыкмасынын пайда болушун ъзгъчъ белгилъгъ болот. Бирок система жън\ндъг\ бул т\ш\н\к ХХ кылымда эле пайда болду дегендик эмес. Байыркы доордон бери эле д\йнън\н б\т\нд\г\ жана бул б\т\нд\к ъз ара байланышкан бъл\ктърдън т\з\лгънд\г\н философтор белгилешкен.

Байыркы философтор Аристотель, Платон, Стоиктер б\т\нд\к\ реалдуулуктун чыныгы шарты деп белгилешкен.

Байыркы жана орто кылымда чыгыш илимпоздору д\йнън\н б\т\нд\г\ ъз ара байланыштагы бъл\ктърдън т\з\лгънд\г\нъ къё\л бурушкан. Айрыкча суфизмдик къз караштагылар реалдуулуктун абсолюттуу б\т\нд\г\н атоолордун (именалардын) жана феноменаалдуу д\йнъ баскычтарынын ъз ара байланыштарында деген т\ш\н\кть болушкан. Маселен Ибн Араби диний тартиппи \зг\лт\к\з аракеттин байланыштары деп баалайт. /М. Т. Степанянц, 1987, 19-б/. Кийинки мезгилде да бир катар философтор бул категорияны тереё изилдъгъ аракеттенишкен. / В. Н. Садовский, 1974; В. Г. Афанасьев, 1980, ж. б./. Бирок ХХ кылымдын акыркы чейрегинен тартып системалык анализ, системалык мамиле илимий зарылдыкка айланды. Изилденип жаткан объектилер аябай татаал болгондуктан, алардын т\з\л\ш\н жана аткарған

функция процессин \йрън\\ \ч\н, съзс\з, системалык талдоо талап кылына баштады.

Тил - албетте, система. Аны т\рд\\ майда бъл\ктърдън т\з\л\\ч\ жаёы табияттуу б\т\нд\к экендингигин бардык мезгилдин лингвисттери таанышкан эмес. Бирок теориялык жактан негизделген системалык - структуралык багыт XX кылымдын башында гана пайда болду. Тилге система катары баа бер\\ Ф. де Соссюрдун ысмы менен байланышса да, кийинчөрээк бул теориянын ън\г\ш\нъ къптъгън тилчи илимпоздоръз салымдарын кошушкан. /Ф. де Соссюр, 1977, Бодуэн де Куртенэ, 1963, Ш. Балли, 1955, Л. В. Щерба, 1974, Ю. Д. Апресян, 1966, М. М. Гухман, 1962, Л. Ельмслев, 1960./. Системалуулуктун жалпы методологиялык-диалектикалык категория катары тилдин изилдъз объективисине ът\ш\, биздин байкообузда, тилдин табиятын, анын система катары изилденишиндеги ътъ туура багыт экендингин белгилемекчибиз. Тагыраак айтканда, жалгыз ушул жол менен изилдъз гана тилдин табиятын так ачып бере алуу м\мк\нч\л\г\нъ ээ экендингин кърсътмъкч\б\з.

Тил системасы жогорку даражада уюшулган полимер болуп эсептелет. Т\рд\\ даражадагы системалардын ъз ара байланыштары тилдин ар кандай реализацияланышы эё майда кептик бъл\ктъ да аё - сезимди чагылдыруу м\мк\нч\л\г\нъ ээ.

Тил белгилеринин эё ириси болгон с\йлъм белгил\\ съз формалардан, съз формалар болсо морфемалардан, морфемалар ъз кезегинде фонемалардан уюшуларын бардык къз караштагы тилчилер танышпайт. Бирок ошол эле учурда алардын системалык белгилери да бирдей даражада эместиги байкалат.

Айрыкча фонеманын белгилик табияты жана ъз\нън-ъз\ белгилер системасынын м\чъс\ болушу же боло албай тургандыгы жън\ндъг\ маселе да бир топ талаш-тартыштуу. Бул жагынан бир катар проблемаларга карабай, фонеманын тилдин бир белгиси катарында сакталып келе жатышы ал белгинин атайын бир тиби экендингин кърсът\п турат. Ошону менен бирге, И. И. Ревзин: « «Фонемалар» чындыгында бар, туурасы тилдин практикасында лингвисттер тарабынан бул же башка синоним създър менен классификацияланып жаткан предмет бар», -деп жазат. / И. И. Ревзин, 1977, 53-б./.

Анын бар экендингиди чыныгы тилдин фактысыбы же лингвисттин абстракциясынын натыйжасыбы? Бул суроого П. С. Кузнецов мындай жооп берет: «...изден\\ч\ тарабынан такталган фонемалар системасы жана с\йлъч\н\н аё-сезиминде чагылдырылган предметтин ортосунда кандайдыр биримдик бар. Эгер с\йлъч\лърд\н кептик агымынын

\зг\лт\кс\зд\г\ндъ кепте фонемалар аркылуу сунуш кылышынанда бирдиктердин дискреттик ырааттуулугуна кандайдыр аналог болбосо, адамдар эч качан жалгыз эле фонология, же жалпы тил илими али ън\кпъгън доордо иштелип чыккан тамгалуу жазууга жетишпеген болор эле». / П. С. Кузнецов, 1966, 204-б./.

Биздин оюбузча, фонеманын тил бирдиги катарындагы орду к\мънд\\ эмес. Себеби фонемалар да ъз ара так байланыштарда болот жана карама-каршылыкта турат.

Изилдъедъ с\йлъм, лексема сыйктуу тил бирдиктеринин белгилик ордун ачып бер\\гъ аракет жасалды. Тил жана кепти айырмалоо, аларды изилдъедъг\\ эмпирикалык жана рационалдык баскычтардын ъзгъчъл\\ктър\\нъ т\\ш\\н\\к берилди.

Грамматикалык маани эч качан пикир айтуунун объектиси жана максаты боло албайт. Анын милдети изилдъян\\н негизги объектиси жана максаты болгон лексикалык бирдиктердин иштетилишине къмък берет десек болот. Грамматикалык маани създ\\н маанисин текстке жана шартка ылайыкташтырат. Мисалы, китет, \й създър\\н\\н грамматикалык маанилери т\\рд\\ мазмундагы тексттерде т\\рд\\чъ ъзгъръ алат:

**Ъзбекче:** китоб-китобга-китобда-китобдан-китоблар-китобимиз;  
уй-уйга-уйда-уйдан-уйлар-уйимиз. Катта уй. Янги уйга свет  
олиб кирдик. Байрам куни уйда тантанали т\\й б\\лди.  
Молхонадан сигирни ыайдаб ч\\понларга етказинг.

**Кыргызча:** китет-китетке-китетте-китеттен-китеттер-  
китетбиз;

|й-|йгъ-|йдъ-|йдън-|йлър-|й|б|з ж. б. сыйктуу.

Чоё там. Жаёы уйгъ свет тарттык. Майрам куну уйдъ ыр-  
шаёга бълънгън той болуп жатты. Короодон малды айдал  
чабандарга жеткиргиле ж. б.

Ошондуктан « Алар с\йлъм аркылуу билдирилип жаткан пикирдин тутумундагы абалында към\скъдъ калат деп эсептелиши м\\мк\\н. Бул болсо грамматикалык форманын маанисинин экспликациясын (ишке ашышын) татаалдаштыруучу себептердин бири». / С. Д. Кацнельсон, 1986, 155-б./.

Тил бирдигинин мааниси, тилдик маани с\йлъмдъ же текстте гана аныкталгандыктан изилдъедъ бир топ татаалдашат.

Грамматикалык маани, негизинен, тилдик жана тилдик эмес мамилени билдирет.

Тилдик мамилелер тилдин системалык структурасындагы ички ъзгъчъл\ктър\нън келип чыгат. Бул мамилелер объективд\\ реалдуулук менен байланышпайт. Ошондуктан ар бир тилде алардын арекети адегенде с\йлъч\лър \ч\н т\ш\н\к\с\з болот. (Алсак, Индоевропа тилдериндеги род (жыныс) мааниси, т\рк тилдериндеги баяндоочтук кърсътк\чтър мааниси сыйктуулар). Мисалы, орус тилд\\лър \ч\н бир предмет жана бир нече предметтин арекетин жеке формада бер\\ м\мк\нч\л\г\ (=ши сайради - =ушлар сайради) кандай т\ш\н\к\с\з болсо, т\рк тилд\\лър \ч\н «стол» съз\н\н мужской (эркек), «парта» съз\н\н женский (аял) роддо болушу т\ш\н\д\р\\н\ талап кылат. Бирок татаал жагы - с\йлъч\н\н ъз\ да муну т\ш\н\д\р\п бере албагандыгында.

Тилдик эмес мамилелере жогорудагы лингвистикалык факторлорго караганда конкретт\\рък жана т\ш\н\д\р\\ м\мк\нч\л\г\ да къб\рък. Алар болмуштагы предмет, окуя жана белгинин ортосундагы мамилелерди чагылдырат жана мындай кубулушту байкоо жолу аркылуу грамматикалык мамилелерди т\ш\н\д\р\\ м\мк\нч\л\г\ каралат. Буга мисал катары зат атоочтордун сан жана таандык, этиштердин чак жана жак категорияларын алсак болот.

Грамматикалык маанинин кърсътк\ч\ - грамматикалык форма тил илиминде узакка созулган талаш-тарыштардын объектиси болуп келген. Ошондой болушу да мыйзамченемд\\. Анткени мазмунду эч качан формадан ажыратып кароого болбойт.

Белгил\\ грамматикалык маанинин жеке ъз\нъ гана тиешел\\ бътънч\л\г\нъ карай аны кърсът\\ м\мк\нч\л\г\ т\рд\\чъ болушу м\мк\н. Грамматикалык маанини т\рд\\ - лексикалык, синтаксистик, морфологиялык бирдиктер белгилейт. Грамматикалык маанинин тил системасындагы ордунун абалына карап, аны кърсът\\ м\мк\нч\л\ктьр\ да кеёйе берет: «Тил - м\мк\нч\л\г\нъ ылайык келген бардык каражаттарда пайдалануу менен, ъз алдына койгон максатына жараша так маанини билдир\\гъ умтулат». / А. М. Пешковский, 1956, 48-49-б./. Белгил\\ грамматикалык маанини кърсът\\дъ тил \ч\н чек ара жок. Тил деёгээлдер аралык же деёгээлдер ичиндеги чекти кабыл албайт. Грамматикалык маанини т\рд\\ деёгээл бирдиктери да кърсътъ алышы м\мк\н.

Бир эле грамматикалык маанини билдир\\н\н бир канча методу бар. Ошолордун ичинен алардын ар бири \ч\н бирън\\ тандап алуу менен колдонула турган жагдай болушу шексиз.

Себеби так мына ушуңдай жагдайдын болушу грамматикалык форманын жашоосу менен шартташкан.

Тил ътъ \нъмч\л, так система болгондуктан, бири-биринен тап-такыр айырмасы жок эки форманы сактабайт. Мисалдарга къё\л буралы.

Т\рк тилдеринде къпт\к санды билдири\н\н бир нече жолу бар экендиги белгил\.\.

Ъзбек тилинде: Бола – ыаёт безаги.

Бешта болам бор.

Болалар кулгуси оламни тутсин.

Кыргыз тилинде: Бала – жашоонун тиреги.

Беш балам бар.

Балдардын к\лк\с\ ааламды

сактасын.

Жогорудагы \ч т\рд\\ ситуацияда бир бала жън\ндъ съз болбогону белгил\.\. Бирок алар билдирип жаткан къпт\кт\н мааниси бири-биринен айырмаланат. Биринчи фразада къпт\кт\н мааниси жалпыланып берилди: чексиз, анык эмес, бирок бир б\т\н къпт\к. Экинчиде болсо къпт\к сан анык. Ал эми \ч\нч\с\ндъ къпт\к маани сандык жактан аныкталбаса да, биринчи фразадагыдай татаал эмес. /ч\нч\ фраза менен биринчини салыштырганда биринчи фразадагыдай чексиз эмес. Анда чек ара жана бъл\н\\ сезилип турат. Бул \ч форманы ъз ара салыштырганда жана ар бирин жеке-жеке изилдегенде, алардын байкалбаган жактары ачылат.

Жыйынтыктап айтканда, грамматикалык маани тилдик жана тилдик эмес мамилелердин абстракттуу жана жалпыланган жыйынтыгы, ал эми аны билдири\н\н ар кандай жолу грамматикалык форма болуп саналат. Бирок ар кандай грамматикалык форма бир гана ъз ярусташтары менен гана категориалдык мамилелерге кирет. Т\рд\\ деёгээл бирдиктеринин ъз ара мамилелери категориядан ирирээк бирдикти – алкакты (поле) уюштурат.

Талдоого алынып жаткан белгил\\ грамматикалык форманын ар бири конкретт\\ колдонулушунда ишке ашып жаткан грамматикалык маани синтагматикалык жана айрым парадигматикалык мамилелердин таасирине жараша, т\рд\\чъ болуп ъзгърт. Мисалы, бир эле жъндъмън\н маанисин карап къръл\.

Чыгыш жъндъмъс\н билдири\ч\ маанилер къп т\рд\\ болушу м\мк\н:

Ъзбек тилинде: *Бола – асалдан ширин* – =иёслаш маъноси.

*Ипакдан к\йлак кийиб* – материал маъноси.

*/ндан тұртни айриди – бутун - =исм маыноси.*

*Кыргыз тилинде: Бала-балдан таттуу – салыштырма мааниси.*

*Жибектен къйнък кийип – материалдык мааниси.*

*Ондоң търттү кемитти – б\т\нд\н бъл\к мааниси.*

Мындаидык маанилик катарды дагы да кеёйт\гъ м\мк\нч\л\к бар. Ушулардын баары чыгыш жъндъмъс\н\н маанисиндеби? Албетте жок. Мунун себеби жънъктый. Эгерде бир жъндъмън\н ушунча мааниси болсо, анда тилдин коммуникациялык актысы \ч\н бул б\т бойдон жараксыз болуп калар эле. Инсан мындаидык т\рд\л\кт\ эсинде сактап кала албайт. Ошондуктан инсан тилден эркин пайдаланса, ушундай т\рдъг\ жеке грамматикалык маанилерди коштоп турган жалпы грамматикалык маанинин болушу шексиз.

Жалпы грамматикалык маани жогорку даражадагы абстракция болуп, жеке грамматикалык маанилердин мамилелер тизмегин камтыйт. Демек, аны ачуу \ч\н мына ошол мамилелерди аныктоо керек болот.

Тилдин бирдиги кеминде эки т\рд\ мамиледе болушу белгил\|. Бул мамилелерди жалпысынан морфологиялык бирдиктерге салыштырмалуу караган элек. Жеке грамматикалык маанилер да мына ошондой мамилелерде, б. а., парадигматикалык мамилелерде турат. Жеке грамматикалык маанинин мындаидык мамилелери гетерогендик м\нъздъ болуп, биринчиiden, башка жеке грамматикалык мамилелерге, экинчиiden, ъз\тиешел\| болгон тилдин бирдиги ырааттуу корреляцияга кир\ч\ башка бирдиктердин жеке грамматикалык маанилерине байланыштарын кърстът. Синтагматикалык мамилелерде болсо тил бирдигинин мамилелер тизмегин жалгыз синтагматикада чагылдыруусун байкоо м\мк\нч\л\г\нъ ээбиз. Ошону менен бирге тил бирдиктерин салыштыруу \ч\н да алардын синтагматикалык мамилелерин пайда кылуу зарыл болот.

Ушул жол менен ачылган жалпы грамматикалык маани ъз ичине жалпы грамматикалык форманы да камтыйт. Жалпы грамматикалык формада акустикалык образ анчалык маанил\| эмес. Айрым ушундай жалпы грамматикалык формалар бар жана алар бир канча акустикалык образдар менен байланышат, ошону менен бирге алардын ъз ара айырмасы жалгыз мына ушундай образдардын айланасында

болот. Мисалы, ъзбек тилинде буйрук ыёгайдын формалары да ушундай м\нъзгъ ээ.

Кыргыз тилинде фонетикалык варианттар къп. Бирок биз алардын бардыгын бир жалпы грамматикалык формага топтот анализдедик жана ыёгайлуу болуш \ч\н «чыгыш жъндъмъс», «негизги мамиле» сыйактуу терминдерди пайдаланабыз.

Бул бъл\мдъ категория т\ш\н\г\нъ, тил категорияларынын табиятына атайын орун берилди.

Категория т\ш\н\г\ адам же аё-сезим же туюу сыйактуу бири-бирине салыштырмалуу алынган белгил\ бирдиктер группасын топтойт. Жъндъмъ категориясында мындай «топтун» ъзгъчълүгү даана байкалат, ал эми (тагыраак айтканда, бираз талаш маселе болсо да), табыш жъндъмъсундъ бул ъзгъчълүк анчалык байкала бербейт. Бирок табыш жъндъмъсунун түрдүүчъ колдонулушу жана бул колдонулушту ишке ашыруучу түрдүү маанилери да ага салыштырмалуу категория терминин жокко чыгара албайт.

Тилдик категориялар эё эле ар т\рд\чъ болушу (синтаксистик, лексикалык, фонетикалык ж.б.) жън\ндъг\ къз караштар жаёыдан эле пайда боло калган жок. Ал къз караштарга так ушул морфологиялык категориялар негизги объект болуп келе жатат.

Морфологиялык категорияларды ажыратууга тиешел\\ анализдер тъмънк\лърд\:

- морфологиялык категорияларды классификациялоо критерийлери толук иштелбөгендигин;
- бул критерийлердин ар бири ъз алдынча ырааттуу анализге алынбагандыгын;
- морфологиялык категориялардын составдык бъл\ктър\ жън\ндъ т\рд\\ чаташуулар бардыгын кърсът\ (синтетикалык, лексикалык бирдиктерди эске албай жалгыз категорияга топтолгон абалдар учурайт) ж. б.

Морфологиялык категорияларды ажыратууда мына ушундай эки - семантикалык жана формалдуу критерийлер, албетте, эске алынышы зарыл деген корутундуга келсек болот.

Семантикалык критерийлердин негизинде жалпы бир грамматикалык маанини ажыратып кърсът\ч\ формалар аныкталат. Формалдуу критерийдин негизинде болсо анализденип жаткан тилдин грамматикалык-морфологиялык ъзгъчъл\г\нън келип чыккан, бир категорияга топтолушу м\мк\н болгон формалар тандалып алынат.

Ошондой эле А, В, С, Д... п бирдиктери бир жалпы грамматикалык маанинин чъйръс\нъ бириккенде, ар бири

атайын алынган бирдик ушул жалпы грамматикалык маанинин бир бъл\г\н кърсътът жана А, В, С, Д... формалары формалуу гана пропорционал болгондо, аларды бир морфологиялык категорияга бириктir\|гъ болот.

Т\рк тилдерин салыштырып изилдъйдъ алардын жалпылыгы жана ъзгъчъл\г\ так морфологияда даана байкалгандыгын кър\|гъ болот.

Морфологиялык категориялардын ъзгъч\л\г\ бир канча факторлор менен белгиленет:

1. Морфологиялык категориялар, жалпысынан, тил категориялары катарында ъз\н\н жогорку даражада т\з\лгънд\г\ жана жабыктыгы менен ъзгъчълън\п турат.

2. Морфологиялык категорияларга башка тилдердин таасири анчалык тийбейт.

3. Морфологиялык категориялар белгил\| тилдин ъз\н\тиешел\| ъзгъчъл\г\н кърсътът жана ошонун натыйжасында, тилдердин текстештигин кърсът\|ч\ эё эле ишеничт\| фактор боло алат.

Жаратылышында агглютинатив\| жана синтетикалык тилдерге кирген т\рк тилдеринде грамматикалык маанини бер\|н\н негизги ыкмасы аффиксация, ал эми грамматикалык маани бер\|н\н негизги каражаты синтаксистик - морфологиялык форма болуп эсептелет.

Ушул жерде нълд\к кърсътк\чтър жън\ндъ атайын пикир айтуу зарылдыгы бар деп эсептейбиз.

Нълд\к кърсътк\чтърд\н категориялык белгилерге ээ же ээ эместигин конкретт\| категориялардын мисалынан ачык байкоого болот. Кээ бир илимпоздор алардын мындай м\чълър\н категориянын катарына киргизүүнүн ыраатуу эместигин негизги далил катары келтиришет. Атап айтканда, «Т\рк тилдеринде нълд\к м\чън\н грамматикалык формалардын парадигмасына кириши системалуу т\рдъ эмес. Бул форма таандык категориянын парадигмасына киргизилбейт, бирок, жъндълът (атооч жъндъмъ). Мындай болушу м\мк\н эмес. Атооч жъндъмън\н нълд\к аффикси жъндъмън\н жоктугун, жеке сандын кърсътк\ч\ деп аталган нълд\к суффикс болсо, сан маанисинин жоктугун кърсътът». / В. Г. Гузев, Д. М. Насилов, 1985, 158-б./. Иш ж\з\ндъ да ушундайбы?

Бул тууралуу системалык-структуралык лингвистиканын кър\н\к\т\| \ тък\л\ В. М. Солнцевдин пикири чоё мааниге ээ. Анын айтуусунда, материалдык турпат (же анын жоктугу - нълд\к кърсътк\ч) бир идеянын тил системасында калыптанышы жана башкаларынан айырмаланышы \ч\н керек

болот. «Маани» (значение) деп аталышы \ч\н бул идея конкретт\\ форма менен туруктуу байланышта болушу зарыл. Ошондуктан ъз ара материалдык жактан айырмаланган бирдиктер абсолюттук окшош болуусу м\мк\н эмес. / В. М. Солнцев, 1977, 44-47-б./.

Бул жерде жъндъмълърд\н «белгисиз» варианты эмес, атооч жъндъмъсу жън\ндъ айтуу туура болот. Атоочтун ролу бул жагдайда абдан кеёйип кетет. Ал с\йлъмд\н бъл\ктър\ндъ да, т\рк\мд\к чектел\\гъ да дуушарланбайт, дээрлик бардык жъндъмълър менен бир функцияда келе алат.

Изилдънүн жыйынтыгы кърсъткъндъй, нълд\к кърсътк\чт\\ формалар морфологиялык категориялардын составдык бирдиги боло алат жана ошону менен гана чектелбестен, ал системада ъзүнүн маанил\\ ордуна ээ. Алардын категориялаштары менен орун алмашуу м\мк\нч\л\г\ да кеёири болот. Ошондуктан аларда мазмун жана функционалдык ъзгъчъл\ктър да ар башка. Бул м\мк\нч\л\к\търд\н изилдениши т\рк тилдеринин морфологиясынын ъз\нъ гана таандык болгон ъзгъчъл\ктър\н ачып берери шексиз. Анткени нълд\к формаларынын жогоруда белгиленген ъзгъчъл\ктър\ т\рк тилдери \ч\н м\нъзд\\ болуп эсептелет.

Диссертациянын экинчи бъл\м\ «*Ҷазыктын тилдериндең сөз т\рк\мдър\н\н ъзгъчъл\ктър\*» деп аталып ъз ичине 9 параграфты камтыган.

Бъл\мд\н башында сөз т\рк\мдър\н\н изилдениш тарыхын кеёири бер\\гъ аракет жасалды. Андан соё «Сөз т\рк\м\», «Сөз» т\ш\н\ктър\ тууралуу маалыматтар илимий негизде берилди.

Сөз тилдин негизги бирдиги экендиги жън\ндъг\ къз караштар бир топ кеёири тараалгандыктан, «вербоцентрикалык» теорияларга негиз болгон. «Сөз т\рк\мдър\ жън\ндъг\ къз караштар да мына ошондой теориялардын жыйынтыгы деп айтууга болот. Бирок «създ\н» ъз\ эмне деген суроо, ынанымдуу аныктамага ээ болбой келе жатат.

Демек, създ\н тил системасында орду барбы?

Адамдын объективд\\ аалам жън\ндъг\ билимдери табыгый тил белгилеринин негизинде т\з\лът жана т\ш\н\р\лът.

Эгер тилге бардык билимдерибизди муундан-муунга жеткир\\ (кумулятив), ааламды бил\\ (когнитивдик) жана маалымат бер\\ (коммуникативдик) жактан да, тил менен

кептин карама- каршылыгына же гносеологиялық, же онтологиялық жана прагматикалық къз караштардан баа берилгенде да, тил бирдиктерине лингвистикалық белги катары баа берилгенде да, съз тил баскычынын борбордук бирдиктеринин бири болуп тура берет. / А. Нурмонов, 1991, 70-71-б./.

Съз жана ага жалганган жана жанаша жайгашкан бирдиктерди анализдебей туруп, бул проблеманы чеч\\ м\\мк\\н эмес. Мындай бирдиктердин катарына лексема, морфема, съз формалары сыйктуу тилдик элементтер кирет.

Лексема - эё кичинекей създ\\к бирдик, белгил\\ мамиледе болушу \\ч\\н жогорку дейгээлге кътър\\лът жана так ошондой мамилеге кириши \\ч\\н мына ошол дейгээлде башка, айрыкча, морфемикалық дейгээлден кътър\\лгън бирдиктер менен теёелип калат (мисалы, *аммо*, *лекин*, *биро*=, -у, -ю, -о= ж. б.). Бул дейгээлде алар кийинки дейгээлге кътър\\л\\ш\\ \\ч\\н даяр болот. Т\\рк тилдеринин агглютинативд\\ м\\нъз\\н жана грамматикалық формалардын постпозитивдик абалда жайгашышын эске алсак, шарттуу т\\рдъ [китет] лексемасын бул дейгээлде [китетти-] катары кърсът\\гъ болот.

Бул проблема боюнча байыркы доордон бери ишке ашырылган оёдогон аныктамалардан биръ да «съз» термининин мазмунун толук ачып бералган эмес.

Биз «съз» жана «съз т\\рк\\м\\» бирдиктерин бирдей карайбыз. Азыркы тил илиминде «лексема» термини жана ал жън\\нди\\г\\ т\\ш\\н\\к бекемделиши менен, ал тиешел\\ болгон създ\\к дейгээлинең кийинки създърд\\н дейгээлин ажыратуу м\\мк\\нч\\л\\г\\ ишке ашты. Съз форма белгил\\ грамматикалық парадигманын м\\чъс\\ катары анализденерин эске алуу зарыл.

Изилдъедъ създърд\\ т\\рк\\мдъргъ ажыратуунун логикалық жана лингвистикалық критерийлерине атайын орун берилди. Формалдык логиканын классификациясынын критерийлерин пайдалануу менен, съз т\\рк\\мдър\\н классификациялоодо диалектикалық логикага негизделиш керектиги кърсът\\лд\\. Ошондой эле създ\\ т\\рк\\мдъргъ классификациялоо традициялық болуп калган синтактикалық, морфологиялық жана семантикалық критерийлер анализденип, тъмънк\\дъй корутунду чыгарылды.

Формалдуу логикага караганда, классификация м\\чълър\\ бири-бирин танып коюшу шарт. Бирок формалдуу логикага каршы туруучу диалектикалық логика да бар. Ал классификациянын негиздерине бир аз башкачараак пикир

жаратат. Диалектиканы формалдуу логикадан бъл\ч\ эё даана чекит карама-каршы мамилелерден байкалат.

Диалектикалык къз караштан алганда, карама-каршылыктар дайым ъз ара к\ръштъ болот жана аны менен биригишет. / Введение в философию, 1989, 150-171-б.; Гегель, 1971, 65-б./. Демек, ушундай къз караштарга таянганда, классификация м\чълър\ бири-бирин тануу гана эмес, талап кылуусу да керек, анткени ал мыйзам ченемд\кър\н\ш болуп саналат.

Създърд\ т\рк\мдъргъ ажыратууда традициялык критерийлердин биръ да толук натыйжа бербейт. Т\рк тилдеринде да бул критерийлерди же жеке-жеке, же тобу менен алыш изилдък к\ткън жыйынтыкты бербейт. Аларды иретт\ т\рдъ, биринен кийин экинчисин колдонуу аркылуу биз да логикалык, лингвистикалык критерийлерди бузбай белгиленген натыйжага жетишибиз м\мк\н.

Андан кийин диссертацияда традициялык жол менен бъл\н\ш\ м\мк\н болгон жана бар экендиги дээрлик талаш туудурбай турган зат атооч, сын атооч, ат атооч, тактооч, сан атооч съз т\рк\мдър\н\н анализи эки тилди салыштыруу аркылуу иштелди. Андан соё бар экендиги жана позициясы к\мън туудурган же талаштуу съз т\рк\мдър\ анализге алышы.

Т\рк тилдеринде, ошондой эле салыштырылып жаткан ъзбек, кыргыз тилдеринде съз т\рк\мдър\н\н ичинен кайчы пикирлерди жараткан съз т\рк\мдър\ - кызматчы създър. Алар боюнча салыштырылып жаткан эки тилде теё азыркы к\нгъ чейин чоё талаш-тартыш ж\ргънд\г\ бардык тилчилерге белгил\|. Кызматчы създърдън сырткары мектеп жана академиялык грамматикаларда ъзгъчъ съз т\рк\м\ же лексикалык мааниге ээ эмес създър\н тобу деп аталган създър да кирип, алар негизги съз т\рк\мдъргъ ар т\рд\ кошумча маани бер\ \ч\н кызмат кылгандыгы белгил\|. Бирок ушул к\нгъ чейин бул създър тил системасында ъз\н\н ордун таппай кел\дъ. Алардын тобуна модалдык, сырдык жана тууранды създър киргизилип ж\рът.

Чынында, бул т\рк\мдъг\ създър жеке турганда ъз\нчъ маани бербестен, жандаган съзгъ кошумча маани бер\дъ кеёири колдонулат. Т\ркологияда, айталы, модалдык, сырдык жана тууранды създър съз т\рк\м\ катары грамматикада орун алышы теориялык жактан толук негизделген деп айтуу или эрте сыйктанат. Биздин оюбузча, мындай създъргъ баа бер\дъг\ кайчы пикирлер създърд\ т\рк\мдъргъ ажыратууда

жол берилген бир катар логикалык жана лингвистикалык кемчиликтердин натыйжасы болуп эсептелет.

Адегенде логикалык жактан карап чыгалы. Диалектикалык логика аларды ъз ара карым-каташ, байланышта деп кърсътт. Ар бир предмет, нерсе жашаш, колдонулуш \ч\н башка, ъз\ндъй болгон предмет, нерселер менен ъз ара мамиледе, карым-каташта болушу шарт.

Жогорудагы анализде санап ът\лгън създър съз т\рк\мдър\н\н системасындагы карым-каташты билдирип, карым-каташ мамилелер тизмегин кърсътпъйт. Алар же ъз алдынча създър, же кызматчы създър группасына да киргизилбейт, же ъздър\ \ч\нч\ бир группаны да уюштурбайт. Демек, модалдык, сырдык жана тууранды създър\н негизги же кызматчы създър группасына кирер, кирбестиги, же болбосо, аларга оппозиция т\збъст\г\ жън\ндъ ишенимд\\ айтуу кыйын. Карап жаткан създър\н мындайча т\ш\нд\р\л\ш себеби катары създър\ т\рк\мдъргъ ажыратуу критерийлеринин аралаштырылып колдонулушун кърсът\гъ болот.

Академиялык грамматикаларда « ъз мазмуну менен модалдык създър бъл\кчълъргъ жакын» турушу жън\ндъ съз болсо да, аларды бир т\рк\мгъ киргиз\\ \ч\н бир катар тоскоолдуктар да бар экендики кърсът\лът:

-биринчиiden, бъл\кчъ т\рд\\ маанилерди кърсътът, алардын кээ бирлери гана модалдык мааниге жакын келет;

-экинчиiden, бъл\кчъ къб\нчъ ъз алдынча мааниге ээ болбойт, айрым създъргъ айкашып келет;

-\ч\нч\дън, бъл\кчъ билдириген маани б\т\н с\йлъмгъ тикеден - тике тиешел\\ болбой, биринчи иретте ъз\ айкашып келген създ\н маанисин к\чът\\ \ч\н кызмат кылат;

-търт\нч\дън, бъл\кчълърд\н айрымдарысыз синтаксистик байланыш болбой калат». / Узбек тили грамматикаси, 1975, 587-б./.

Лингвистикада белгилер теориясынын негиздъч\с\ Ф. де Соссюр тил бирдиктери катарында, негизинен, символдук белгилерди тааныйт. Ошону менен бирге ал: «... \н (тыбыш), материалдык элемент катары ъз\нън ъз\ тилге таандык боло албайт. Тил \ч\н ал кандайдыр бир экинчи пландагы материал катарында иштетил\\ч\ нерсе», - деп айткан. / Ф. де Соссюр, 1977, 151-б./.

Бирок буга окшогон кър\н\ш тилде, мисалы, тууранды създърдъ жолугат. Тууранды създър иконикалык белги экени т\ш\н\кт\\. Муну аларды изилдеген лингвисттердин бардыгы

эле сезет. Биздин оюбузча, дал ушул ъзгъчъл\к аларды башка съз т\рк\мдър\нън айырмаланышына алып келген. Атап айтканда, символ белгилери менен иконикалык белгилердин бири - бирине карши келе турган мамиледе болоруна ишен\\ кыйын. Ошондуктан тууранды създърд\н позициясын аныктоо анчалык кыйын эмес. Тууранды създър морфологиялык жана синтаксистик жактан маани бер\\ч\ създърдън дээрлик айырмаланбайт. Семантикалык ъзгъчъл\ктър\ кыйла кызыгарлык болгондуктан, т\рк тилдеринин тарыхы боюнча изилдълърд\ ж\рг\згън профессор Х. Г. Нигматов алардын бардык съз т\рк\мдър\н\н ордуна колдонула берерин айтат. / Х. Г. Нигматов, 1989, 35-б. /.

Азыркы т\рк тилдеринде тууранды създърд\н колдонулушу, милдети байыркы т\рк тилдеринин деёгээлинде эмес. Ошого карабастан, алар кыйла активд\\ жана натыйжалуу категория экендиги шексиз. Тууранды създърд\н эки т\р\ теё - \н (тыбыш ) (саномимемалар) жана элес тууранды създър (видеомимемалар) с\йлъм тутумунда ар т\рд\\ позицияда боло алат, ошондой эле ээлеген позицияна карап морфологиялык жактан ъзгърт:

Ъзбек тилинде: *Нигоранинг к\зларидан дув-дуv ёш =уйилди.*

*Бур= -бур= тутун тар=алди.*

*Уни к\риб донг котиб =олди.*

*Ишлар вадаванг.*

Кыргыз тилинде: *Нигаранын къздър\нън мълт-мълт жаш тъг\лд\.*

*Бур - бур этип т\m\н таралды.*

*Аны кър\п селт эте т\шт\.*

*Иштер абдан жакши.*

Тууранды създър сыйктуу эле съз т\рк\мдър\н\н системасында жетерлик даражада бааланбай келе жаткан дагы бир съз т\рк\м\ - сырдык създърд\н т\рк\м\ эсептелет. Алар модалдык създъргъ абдан жакын турат. Ошону менен бирге алардын ортосунда айырмачылыктар да бар. «Сырдык създър с\йлъмд\н эмоционалдык жагын т\з\\гъ катышса, модалдык създър с\йлъмд\н интеллектуалдык жагын уюштурууга катышат». / Узбек тили грамматикаси, 1975, 587-б.; В. В. Виноградов, 1986, 612-б. /.

Сырдык създър да тууранды създър сыйктуу эле атоо \ч\н эмес, сигнал бер\\ \ч\н пайдаланылат. Бирок сырдык създърд\н лексика-семантикалык группалары ошол сигналдын жаралышына карап ъзгъчълънът. Сырдык създърд\н эмоционалдык създър деп атоого м\мк\н болгон бир бъл\г\ жаратылышынан индекс белгилерине дал келет. Бул сырдык

създърд\н пайда болушу с\йлъп жаткан кишинин сезими менен байланышта болгондуктан, тутумундагы бир эле сырдык съз бир нече эмоцияны кърсътъ алат.

Салыштыралы:

Ъзбек тилинде: *Вой, =андай яхши// Вой, =\p=иб кетдим // Вой, бу*

*нима?*

Кыргыз тилинде: *Ой, кандай жакшы // Ой, коркуп кеттим //*

*Ой, бул эмне?*

Императивдик сырдык създър азыркы къз караштар боюнча символдук белгилерге жакын келсе да, алардагы бай образдуулук индекс жана иконикалык белгилер менен байланышта экендингин кърсът\п турат. Мисалы, *хой, алло, эй, дирр, ту-ту, бех-бех* жана башкалар. Ошондой эле эмоционалдык сырдык създърд\н ичинде да символдук белгилерге окшоштору учурайт: *ташаккур, =уллу=, раымат, марыамат*. Бул окшоштук алардын этиологиясы менен байланышкан.

Сырдык създърд\н белгил\ \ бъл\г\ ъз\ндъ предикативдик м\мк\нч\л\ктърд\ алып ж\рът жана предикацияны кърсътъ алат:

Ъзбекче: *Салом! Раымат! Баракалла! +ойил!*

Кыргызча: *Салам! Ыракмат! Баракелде! Бали!*

Мындай м\мк\нч\л\кт\ съз т\рк\мдър\н\н ичинен дагы модалдык създърдън гана жолуктурууга болот.

Сырдык жана тууранды създърд\н практикалык жагы менен маёзына тиешел\ \ изилдъъб\зд\н максаты - бул т\рк\мдъргъ кирген създър ъз\нчъ семантикалык, морфологиялык жана синтаксистик м\мк\нч\л\ктъргъ ээ экендингин кърсът\ \. Ошону менен эле бирге бул м\мк\нч\л\ктърд\ ишке ашырууда тилдик башка бирдиктердин, каражаттардын жардамына муктаж эмес. Бул жагынан алганда, аларды негизги съз т\рк\м\нъ жакындаштырууга болот.

Белгил\ \ ъзгъчъл\ктър\нъ карап съз т\рк\мдър\н символдук (зат атооч, сын атооч, сан атооч, тактооч, этиш) жана сигналдык създър (сырдык жана тууранды създър) деп бъл\шт\р\ \гъ болот. Символдук жана сигналдык ъзгъчъл\ктър аркылуу аныкталган сырдык създър бул эки полюсту бириктирип турат.

Т\рк тилдериндеги съз т\рк\мдър\н\н ъздър\нъ гана таандык ъзгъчъ жактары болгондуктан, жалпы тил илиминдеги мыйзам ченемдер аркылуу създърд\

классификациялоодо жана баалоодо түрк тилдеринин табиятына таянуу зарылдыгы келип чыгат. Бирок алар съз түркмдър\н\н жогорку деёгээлде курулган системалык мамилелерде болушу жана тилдин макросистемасында ъз ара байланышкан микросистемаларды жаратуунун негизи экендиги талашсыз.

Биздин максатыбыз - ъзбек жана кыргыз адабий тилдеринде жүргүзүлгүн изилдөйлөрдө кърсүт\лгъндъй, съз түркмдър\н ъз ара бири - бирине ът\|с\ жеке тартипте ишке ашпастан, иретт\| түрдө болорун жана къп кезиг\|ч\ кър\н\ш экендин кърсүт\| болуп эсептелет.

Ар кандай съз түркм\н алкак (поле) катары ала турган болсок, анда бир гана съз түркмд\н белгилери таандык бирдиктер анын ядросун түзтү жана сан жактан анчалык къп болбойт. Периферияны болсо ътмъ жана коёшу ядролорго тартыла турган басымдуу түз\|ч\лър ээлейт.

Бул жагдайдын маёзыын аныктоодо жана ошондой эле лингвистикада мындай учурду баалоодо ар түрд\|л\ккъ жол берилип жүрт. Андайларды къп маани бер\|ч\л\к же конверсия, бири - биринин ордуна колдонуу катары баало да адатка айланган. Философияда болсо мындай кър\н\ш ъз\нчъ бааланат. Формалдуу логиканын негизги эрежелеринин бири - «\ч\нч\с\ артыкча» эрежеси боюнча так бирдик же +A, же - A болушу м\мк\н. Бул эреженин мааниси чоё: «Он должен способствовать устраниению из наших рассуждений неопределённых, двусмысленных выражений употреблению определенных вопросов и ответов в спорах и дискуссиях и.т.д.» / Формальная логика, 1977, 82-б./.

Бирок бул закондун колдонулушу чектелген учурлар къп болот. Диалектикалык логиканын чектөйлөр\ боюнча: «В действительности же имеется в самом этом положении третье, которое безразлично к этой противоположности, а именно само A. Это A не есть ни +A, ни -A, но равным образом есть и + A, и -A ... Так как противоположные определения столь же положены в нечто, как и сняты в этом пологании, то третье, имеющее здесь образ безжизненного нечто, есть, если постичь его глубже, единство рефлексии, в которое как в основание возвращается противоположение». /Гегель, 1971, 64-б./.

Мындан байкалгандай, аралык абалдын болушу закон ченемд\| эсептелип, алар ъз маёзыы боюнча ушундай курулган жана алардагы карама - каршылык жалгыз гана алардын эмес, аларга таандык болгон системанын да жашоо шарты болуп эсептелет. Демек, създърд\н түркмдър аралык транспозициясы эмес, съз түркмдър\н\н ъз ара

байланыштарын камсыз кылган аралык бирдиктер жън\ндъ айткан оё. Традиция боюнча мындай бирдиктерди тигил же бул съз т\рк\м\нъ кошуу м\мк\н. Бирок алар т\рк\мдър аралык бирдиктер катары бааланышы керек. Мындай бирдиктер съз т\рк\мдър\н\н ортосунда ар кандай маани бер\\ч\ т\рк\мдър аралык, маани бер\\ч\ жана кызматчы т\рк\мдър аралык карым-катышта болушу ъз\нчъ мааниге ээ.

Маани бер\\ч\ създър субстант, кызматчы създър болсо релянт катары келет.

«Негизги» жана «кызматчы» терминдерин да кеёири т\ш\н\\ зарыл. Айрыкча, биз негизги създър дегенде, башка създърд\н жардамысыз кепте анын бир позицияны ээлъ м\мк\нч\л\г\н т\ш\нъб\з.

Кызматчы създърд\н негизги създър менен байланышын логикалык жана лингвистикалык факторлор кърсytт. Атап айтканда, кызматчы създърд\н пикирди бере алbastыгы же ал пикирдин тууралыгына жана калыптануусуна алардын жетекчилик кылары да белгил\\. Салыштырабыз:

Ъзбекче: Эртага *ва* индинга фалсафадан дарс б\лади.

Эрта *ёки* индинга фалсафадан дарс б\лади.

Кыргызча: Эртөө *жана* б\рс\г\н\ философиядан сабак болот.

Кыргызча: Эртөө *же* б\рс\г\н\ философиядан сабак болот.

Бул жерде дээрлик толук бойдон бирдей калыптанган с\йлъмдърдъ ар т\рд\\ пикирдин берилишин кызматчы създър уюштуруп жатат.

Биз съз дегенде грамматикалык парадигмаларга кир\\гъ, грамматикалык парадигмаларды калыптандырууга даяр турган бирдиктерди т\ш\нъб\з. Алар ъз\нчъ алқакты (поле) т\з\п, лексемалардан жогору, съз формаларынан тъмън жайгашат.

Биздин оюбузча, бул ярус бирдиктери грамматикалык форма ярус бирдиктери менен тике байланышта болот жана алар менен биргеликте съз формаларынын калыптанышын толуктоого кызмат кылат.

Изилдъб\зд\н \ч\нч\ бъл\м\ «**Ъзбек жана кыргыз тилдериндеги атоочтук категориялар**» деп аталып, анда эки тилдеги жъндъмъ, сан, баяндоочтук, таандык, салыштыруу, даражасы, презентация, субъективд\\ баалоо сыйактуу категориялардын анализине арналат.

Ъзбек жана кыргыз тилдеринде жъндъмълърд\н изилденишинин жыйынтыктары ушул к\нгъ чейин дээрлик бирдей.

Эки тилде теё атооч жъндъмъс\ - нъл формасында. Мындай формалар башка категориялардын тутумунда да жолугат жана бир катар ъзгъчъл\ктър\ менен нъл болбогон формалуу башка парадигмалаштарынан айырмаланат:

-биринчиiden, нъл формалуу бирдиктер семантикалык жактан бир топ кеёири жабдылган болот;

-экинчиiden, мындай бирдиктердин синтаксистик м\мк\нч\л\ктър\ да бир топ кеёири.

Бул формаларды изилдъъ ушул жагынан Ѹть кызыктуу болгону менен, экинчи жагынан проблемалуу. Себеби алардын реализацияланыш м\мк\нч\л\ктър\н изилдъъдь материалдык кърсътк\чт\н жоктугу т\рд\\ баш аламандыкка алып келиши м\мк\н. Мындай баш аламандык экъъ. Анын эё башкысы:

1) атооч жъндъмъ бар жана жок учурларды айырмaloо;

2) жъндъмълърд\н грамматикалык каражатсыз колдонулушу (жъндъмъ м\чъс\н\н т\ш\р\л\п колдонулушу).

Биз жъндъмълъргъ тиешел\\ синтаксистик милдет аткарбаган учурду атооч жъндъмъс\н\н катарына кошпойбуз. Мисалы, каратма съз. Ал атооч жъндъмъ формасында тургандай сезилсе да, ал эч кандай жъндъмъ формасында эмес. Себеби ал синтаксистик байланышта турбайт. Мына ушуларды эsepке алып, материалдык тарабы бири-биринен кескин т\рдъ айырмалануучу эки учурду бирдей баалоо м\мк\нд\г\ к\мън туудурат. Мисалы, салыштырабыз:

Түзбекче: *Карим, бугун мен сизни кутаман //*

*Карим бугун бизникига келади.*

Кыргызча: *Керим, б|г|н мен сизди к|тъм //*

*Керим б|г|н биздикине келет.*

Эки тилде теё биринчи с\йлъмдъг\ «Керим» жана экинчи с\йлъмдъг\ «Керим» форма жагынан бирдей болгону менен аткарган милдети эки т\рд\\, ошондуктан биринчи кър\н\штъ эч кандай жъндъмън\н грамматикалык каражаты жок, экинчисинде болсо, атооч жъндъмъс\н\н формасы бар деп эsepтелинет.

Жъндъмъ м\чълърд\н «т\ш\п калышы» жън\ндъг\ проблема бир топ татаал болгондуктан, мындай къз караштарга кошулууга болбойт деген корутундуга тъмъндъг\ себептерден улам келдик.

**Логикалык тарабы:** ар кандай предмет бир б\т\н нерсе катары эsepтелет. Анын б\т\нд\г\ жашоосун улантууга

м\мк\нч\л\к берет. Ушул б\т\нд\кт\ бъл\\ тъмъндъг\дъй эки т\рд\\ натыйжага алып келиши м\мк\н:

1) «нерсе» (предмет) ъз\н\н жашоосун токtotot, демек, «ълът»;

2) «нерсенин» (предметтин) жашоо т\р\ ъзgърът, демек ал башка «нерсеге» айланат. Сандык ъзgър\\лър, албетте, сапаттык ъзgър\\лъргъ алып келет.

**Лингвистикалык тарабы:** тил бирдигинин материалдык жагы тыбыштардын тизмеги эмес, анын башка тил бирдиктеринен айырмалап туруучу белгилердин жыйындысы эсептелет. / Ф. Де Соссюр, 1977, 152-б. /. Ошону \ч\н да нъл кърсът\ч\ болот. Ал эми тил бирдиктери мына ошондой айырмалап бер\\ч\ белгилерин жоготсо кантет?

Тил бирдиктери материалдык жана мазмундук жактарынын биригишинен т\з\лът.

Материалдык эки айырмачылыгы бар объект бирдей болбoit. /В. М. Солнцев, 1977, 44-47-б./. Мына ушуларды эсепке алыш, материалдык тарабы бири-биринен кескин т\рдъ айырмалануучу эки учурду бирдей баалоо м\мк\нд\г\ к\мън туудурат.

Тигил же бул жъндъмън\н «белгил\\» жана «белгисиз» (жъндъмъ м\чъс\ т\ш\п калганда) колдонуштарын салыштырып кърсък, алардын арасында контраст дистрибуция ишке ашышын къръб\з:

Ъзбекче: *Мактаб биноси // мактабнинг биноси.*


*Иш бошламо= // ишини бошламо=.*

Кыргызча: *Мектеп имараты // мектептин имараты.*

*Жумуш баштоо // жумушту баштоо.*

«Белгил\\» жана «белгисиз» колдонулушунда аныктык жана аныктык эмес жагынан айырма бар. Мисалы, ъзбек тилинде да, кыргыз тилинде да мектеп (мактаб) – жалпысынан ар кандай мектеп жън\ндъ т\ш\н\кт\ билдири, мектептин деген създъ анык, белгил\\ мектеп жън\ндъ съз болот. Бул съз формалары ъз ара т\рд\\чъ мазмунду билдири\\ ч\н колдонулат. Бул эки учурда теё жъндъмъ колдонулуп жатканы анык, бирок мектеп багы - мактаб бояи; жумушту баштоо - иш бошламо= сыйяктуу мисалда кандай жъндъмъ колдонулуп жатат? Биздин оюбузча, бул орунда атооч жъндъмъ жън\ндъ айтсак туура болот. Себеби бул жъндъмълър катарында нъл кърсът\ч\\ б\т\нд\к турат.

Жъндъмълърд\н ъз ара мамилелери ътъ татаал тизмекти пайда кылат. Ушул мамилелерди чиймеде тъмънк\чъ кърсът\\гъ болот:



Жъндъмълърд\\н оппозитивдик мамилелери да ъздър\\н\\ таандык болуп, алар, биздин оюбузча, бир нече т\\рд\\\\ белгинин негизинде бир нече катмарды пайда кылат. Жъндъмълърд\\н бардыгы създ\\ съзгъ айкаштыруу, тизмектештир\\\\ ч\\н кызмат кылат. Бирок чыгыш, барыш, жатыш жъндъмълър\\, ошондой эле, атооч жъндъмън\\н багындыруучу позицияда да келе алуу м\\мк\\нч\\л\\г\\ бар. Мындай учурларда алар създ\\ съзгъ айкаштыrbайт. Ушуга карай «създ\\ съзгъ айкаштыруу» белгисине караганда, жъндъмълър привативд\\\\ оппозицияны пайда кылат. Мында илик менен табыш жъндъмъс\\ к\\чт\\\\ (ар дайым създ\\ съзгъ айкаштырат), ал эми чыгыш, барыш, жатыш, атооч жъндъмълър\\ к\\чс\\з\\рък м\\чъ (създ\\ съзгъ айкаштыра алыши же айкаштыrbай калышы да м\\мк\\н) болот.

С\\йлъм бъл\\ктър\\н\\н катышында бул оппозициялар жеке-жеке болот. Мисалы, «баяндооч боло албастык» белгисине карай атооч, жатыш, чыгыш, барыш жъндъмълър\\ пассивд\\\\, илик менен табыш жъндъмълър\\ активд\\\\ м\\чъ болгон привативд\\\\ оппозиция бардык жъндъмълърд\\ камтыйт. Же «белгил\\\\ с\\йлъм бъл\\ктър\\н айырмaloочу» белгисине карай табыш жана илик жъндъмълър\\ активд\\\\, калган жъндъмълър пассивд\\\\ м\\чъ болгон привативдик оппозиция пайда болот.

Жъндъмълър семантикалык белгилерине карай дагы оппозицияларга кир\\\\ч\\ топторго биригишет. Синтаксистик жана семантикалык жактарын айырмалап изилдъ\\ шарттуу болгонун айтып ъткън оё.

«Семантикалык ъзгъч\\л\\кт\\ билдиr\\\\» белгисине карай «объективд\\\\- субъективд\\\\ мамиле» семантикасына ээ болгон атооч, табыш, илик жъндъмълър\\н\\н тобу «локалдык» семантиказа ээ болгон жатыш, барыш жъндъмълърд\\н тобу

менен эквивалентт\ \ оппозицияны пайда кылат. Оппозициялардын тизмегин дагы да жекелештир\гъ болот.

Жалпысынан алганда, жогорудагы жыйынтыктарыбыздан улам жъндъмъ категориясынын жалпы грамматикалык маанисин семантикалык жактан объективд\ \ -субъективд\ \ мамиле жана локалдык, синтаксистик жактан багындыруучулукту жана багынуучулукту билдири\ \ н\ уюштурат деп кърсът\ \гъ болот. Жогоруда каралган оппозициялардын катарында ар бир жъндъмън\ \ н ээлеген орду анын жалпы грамматикалык маанисин белгилейт.

Грамматикалык категориялардын бири болгон сан категориясы ъзбек, кыргыз тилинде дээрлик бирдей деп белгилесек болот. Кыргыз тилинин ъз\ \ н\ таандык фонетикалык ъзгъч\ \ л\ \ г\ болгондугуна байланыштуу бул категориянын жалгыз грамматикалык каражаты -лар дын фонетикалык варианттары къп. Бирок бул анын мазмунуна эмес, реализацияланышына байланыштуу. Биз бул жеке грамматикалык формаларды жалгыз жалпы грамматикалык формаларга топтооп «къпт\ \ к» формасы деп атайбыз.

Нълд\ \ к форманы кърсът\ \ ч\ жеке грамматикалык маанилердин тизмеги да ъз\ \ н\ таандык, бирок къпт\ \ к форманы кърсът\ \ ч\ жеке грамматикалык маанилерге окшош жактары да кездешет. Айрыкча, нълд\ \ к форма да жамдоону жана къпт\ \ кт\ \ кърсътъ алат.

Бирок нълд\ \ к форманы кърсъткън къпт\ \ ктъ жана топтоштурууда (а) тоталдуулук, къпт\ \ к форманы кърсъткън къпт\ \ ктъ жана топтоштурууда (б) бъл\ \ н\ \ ч\ \ л\ \ к \стъмд\ \ к кылат:

а) ъзбекче: *Кутубхонаага китоб олиб келинди.*

*Иичи* синфи ыар =андай ижтимоий тузумда ыам мавжуд блади.

Кыргызча: *Библиотекага китең алып келинди.*

*Жумушчу* топ ар кандай коомдук т|з|л|штъ да болот.

б) ъзбекче: *Китоблар* стол устида, кроватда, ерда – ыамма жойда сочилиб ётар эди (к\плик).

*Биз уни житувчилар куни билан табрикладик (жамлик).*

Кыргызча: *Китеңтер* стол |ст|ндъ, кроватта, жерде – бардык жакта чачылып жатат эле (къпт\ \ к).

*Биз аны мугалимдер к\ \ н\ менен күттүктадык (биримдик).*

Ошондой эле нълд\к форма къпт\к формадан айырмаланып, кълъмд\к анык къпт\кт\ да кърсътъ алат.

Ъзбекче: *Хонада уч киши гурунглашиб \тирад эди.*

*У \н кундан с\нг =андай кетган б\лса, шундай =|=исдан кириб келди.*

Кыргызча: *Бълмъдъ |ч киши с\йлъш|п отурат эле.*

*Ал он к\ндън соё кандай кеткен болсо,*  
*кокусунан*

*ошондой кирип келди.*

Жекелик сандын жеке грамматикалык мааниси да конкретт\\ белгил\\ контексттерде кър\нът. Шилтеме ат атоочтор же «*бир*» саны менен кърсът\лгън аныктооч мына ошондой контекстти т\зът:

Ъзбекче: */ша жигит =айтиб бу атрофда к\ринмади.*

*Сизни бир киши уч марта с\раб келди.*

Кыргызча: *Ошол жигит кайтып бул жерде кър\нбъд\.*

*Сизди бир киши |ч жолу сурап келди.*

Къпт\к форманы кърсъткън жеке грамматикалык маанилердин биримдигинин натыйжасында ага анык эмес, бъл\н\\ч\ эсепти кърсът\с\ да м\мк\н. Нълд\к форма болсо, анык же анык эмес бъл\нбъс кълъмд\ кърсътът. Алар ъз ара «анык эместикти кърсът\ч\» белгисине карай къпт\к форма активд\\, ноль форма пассивд\\ м\чъ болгон привативдик оппозицияны пайда кылат. «Кълъмд\к сапатты кърсът\» белгисине карай эквиваленттик оппозицияда болот: къпт\к форма бъл\н\\ч\л\кт\, нълд\к форма болсо бъл\нбъст\кт\ кърсътът.

Мына ушул оппозицияларда алардын ъз ара мамилелеринин тизмегинде, жогоруда каралган эки форманын жалпы грамматикалык мааниси ачылат да, жалпы грамматикалык маанилердин биримдигинен сан категориясынын жалпы грамматикалык мааниси аныкталат.

Сан категориясы кълъмд\к, аныктык жана аныктык эмес сапаттык бъл\н\\ч\л\к жана бъл\нбъст\к менен бирге туюнтулат.

Ъзбек жана кыргыз тил илиминде жак жана сан категорияларында башка грамматикалык категорииларга салыштырмалуу олуттуу айырма бар. Ъзбек лингвистикасында жак, сан маанилери этишке тиешел\\ грамматикалык маанилер катары эсептелип, бул маанилер, бири-бирине салыштырмалуу алышыны м\мк\н болгон бир нече формалар аркылуу кърсът\лът:

*Келдим – биринчи жак,*

*Келдинг – экинчи жак жана башка / Узбек тили грамматикаси, 1975, 504-б./.*

Кыргыз тилинде жак категориясы ъзгъчъ категория болуп эсептелет. Къпч\л\к окумуштуулар аны этиш съз т\рк\м\нъ гана тиешел\\ категория деп эсептешет. Чындыгында, жак м\чълър\ менен этиш създър гана эмес, атооч създърд\н да басымдуу бъл\г\ ъзгър\лъ берет. / И. Абдувалиев, 2003, 60-б./. Ушундай къз караштын натыйжасында жак категориясы зат атоочтун тутумунда да, этиштин тутумунда да келе берет. Бирок кыргыз тилинде да жак категориясы этиш съз т\рк\м\нъ къб\рътк тиешел\\ экендиги белгиленген. Ошого карабастан, т\ркологияда дагы башка къз караштар бар.

Т\рк тилдериндеги кээ бир морфологиялык формалар белгил\\ гана синтаксистик функция менен байланышкан болот. Мисалы, с\йлъмдъ илик жъндъмъс\н\н м\чъс\ уланган съз аныктоочтун, ал эми табыш жъндъмъс\н\н м\чъс\ уланган съз толуктоочтун гана милдетин аткарал. Мындай ъзгъчъл\к, жалпысынан, бардык эле жъндъмълъргъ таандык. Мындай кубулушту жана формаларды дайым эле тигил же бул съз т\рк\м\нъ тиешел\\ деп эсептъ туура болбойт. Ушул себептен, жак категориясын кыргыз тил илиминде зат атоочтун да, этиштин да карамагында изилденишин туура деп эсептъгъ болот. Бирок зат атоочтун тутумунда жак формаларынын жалганышын анын басым т\шкън\ менен т\ш\нд\r\гъ болбойт (жогоруудагы пикирлерге къё\л буруёуз). Жалгыз эле кыргыз тилинде эмес, башка тилдерде да жак жана сан категориясы менен ъзгър\\ бир эле этишке таандык ъзгъчъл\к эместиги белгиленип ж\рът: ... жак жана санда... съз т\рк\м\ эмес, с\йлъм м\чъс\ (бъл\г\ ) ъзгърът. Албетте, съз т\рк\м\нъ (этишке) жак менен сан тиешел\\, бирок бул абсолюттуу т\рдъ ага гана таандык белги эмес. Этиштин ъз\ да жак жана санда ъзгърът, себеби тилде ар кандай баяндооч жак, сан боюнча ъзгърът. / И. И. Мещанинов, 1982, 38-б./. Чындыгында жак, сан менен ъзгър\\ създ\н кайсы т\рк\мгъ тиешел\\л\г\ аркылуу эмес, с\йлъм тутумунда баяндоочтук милдетте турушу менен маанил\\.

Т\рк тилдериндеги предикациянын тутумдук элементтерин кърсът\\ \ч\н башкалардан ъзгъчълънгън жак, чак, оё, терс маанилерин жана ыёгай категорияларын бир ири категорияга, б. а., баяндоочтук категориясына топтойбуз.

Баяндоочтук категориясы – ар кандай категориялардан уюшулган жогорку даражадагы категория. Анын жалпы

грамматикалык мааниси съзгъ баяндооч болуу м\мк\нч\л\г\н бере турган ыёгай, чак, жак, сан жана оё - терс маанилери жана алардын формаларын бер\\ менен м\нъздъл\п, ушул маанилердин кээ бирин тандоо ъзгъчъл\г\нъ жараша \ч категорияга бъл\нът. Изилдъйдъ ушул \ч категория - жак-сан, чак-ыёгай, оё-терс маани категориилары ъзбек жана кыргыз тилдеринин мисалында анализге алынды жана тъмъндъг\дъй корутунду чыгарылды.

Баяндоочтук категориясынын бардык м\чълър\ баяндоочтук потенциясына ээ болгон съз формасын т\з\\ \ч\н кызмат кылат. Ушул процессте «баяндоочтун белгил\\ тарабын т\з\\» белгисине карай эквиваленттик оппозицияга кирип, бул категориянын ар бири ъз\нъ гана таандык жагын белгилейт.

Ошентип, баяндоочтук категориясынын жалпы грамматикалык маанисинин семантикалык жагын жак, сан, чак, ыёгай, оё, терс маани кърсъттүт, ал эми синтаксистик жагын баяндоочтук потенциясына ээ болгон създ\н формасы т\зът жана уюштурат деген жыйынтык чыгарууга болот.

Таандык категориясы. Таандык маанини билдирген създър бардык эле тилдерде болорлугу анык. Бирок морфологиялык жактан уюшулган таандык категориясы бир гана т\рк тилдеринде жолугат. /М. Абдурахмонова, 2001, 21-б.; С. Н. Иванов, 1973, 26-36-б.; Н. К. Дмитриев, 1956, 22-37-б./.

Таандык аффикстер тъмънк\ жеке грамматикалык маанилерди кърсъттүт.

1. Ээнин жагына жана сан категорияда турушуна белги болуп келет да (кээде бир гана жакка), ага карата къз каранды экендигин билдирет:

ъзбекче: *менинг уйим, унинг уйи, уларнинг уий.*

кыргызча: *менин |й|м, анын |й|, алардын |й|*

2. Караптуулук кеёири маанидеги т\рлъргъ ээ: б\т\н - бъл\к (ъзбекче: *уйнинг томи*, кыргызча: *|йд|н чатыры*); даражалоо (ъзбекче: *раъноларнинг раъноси*; кыргызча: *сулуулардын сулуусу*);

3. Ошондой эле кээ бир таандык болуп айтылууга байланыштуу болбогон маани т\р\ субъективд\\ баалоо (ъзбекче: *сенинг уйинг, сизнинг уйингиз*; (сен деп атоо же сылык т\р\)) кыргызча: *сенин тамыё, сиздин тамыёыз*) ишке ашат.

Ъзбек жана кыргыз тилдеринде ушул жеке грамматикалык маанилер дээрлик бирдей болгондуктан, алардын жалпы грамматикалык маанилерге топтолушу да ъз ара айырмасыз болот.

Субъективд\\ баанын кърсът\л\ш\\ жалгыз эле конситуативдик эмес, башка - тилдик жана тилдик эмес факторлор менен да байланыштуу жана анын сылык т\р\\ менен байланышкан \зг\лт\кс\з морфологиялык тизмек болбогондуктан, категориялык формалардын жалпы грамматикалык маанисинде мындай кър\н\ш чагылдырылбайт.

Салыштыруу категориясы. Ызбек жана кыргыз тил илиминде «сын атоочтун даражалары» т\рд\\чъ кърсът\л\п ж\рът.

Айрыкча, кыргыз тилинин академиялық грамматикаларының бириnde эки: салыштырма жана к'чътмъ даражалар гана кърсът\лгън / Кыргыз адабий тилинин грамматикасы, 1980, 225-б. / болсо, кийинки жылдарда жазылган илимий адабияттарда жай, басаёдатма, салыштырма, к'чътмъ даражалардын бар экендиgi айтылган. / И. Абдувалиев, Т. Садыков, 1997, 75-76-б./. Ъзбек тил илиминде да бул маселеде т\рд\\ къз караштар бар. Негизинен \ч т\рд\\ даража белгиленсе да, алардын бири-биринен айырмачылыктары бар.

## Мисалы:

1. Орттирма даражасы, озайтирилген даражасы, =иёсий даражасы. / Узбек тили грамматикаси, 1975, 296-б./.
  2. Оддий даражасы, =иёсий даражасы, орттирма даражасы. / В. В. Решетов, 1965, 105-106- б./.
  3. Орттирма даражасы, оддий даражасы, озайтирилген даражасы. / А. Нурмонов, Р. Расулов, 1985. 124-б./.

Бериллип жаткан даража категорияларынын тъмъндъг\дъй туура эмес жактары бар деп эсептейбиз.

**1. Логикалык жагы.** Белгинин даражасы жана салыштырмаланат: б\т\ндъй башка-башка т\ш\н\к. Белгинин даражасы къбъй\п же азайышына карай айырмаланат:

Түзбекче: *сал =изил – =изил – энг =изил.*

$$K\backslash \kappa u - \kappa \backslash \kappa - \kappa \backslash M - \kappa \backslash K.$$

Кыргызча: *кызылраак* – *кызыл* – эё *кызыл*.

*Къз|ш – кък – къпкък.*

Т\рд\\ контекстте салыштыруу т\рд\\чъ даражаларды кърсът\п жаткандай болушу м\мк\н. Мисалы:

Тъзбекче: 1. +изларнинг каттарои гапирди.

2. +изларнинг кичикрои гапирди.

Кыргызча: 1. Кыздардын чоёураагы с|йлъд|.

2. Кыздардын кич | |ръг| с |йлъд|.

Белги 1- с\йлъмдъ къбъй\\; 2-с\йлъмдъ азаюунун ишке ашып жатышынын сезилерлик болгону салыштырмалуу т\рдъ

аны даража категориясы менен жакындаштырат. Бирок даража мааниси салыштыруунун кърсътк\ч\нън эмес (кърсътк\ч эки кър\н\штъ теё бирдей), ал айкашкан създън келип чыгып жатат.

Дагы бир кър\н\шкъ къё\л буралы:

Эң катта =из–каттаро= =из. - Эё чоё кыз–чоёураак кыз.

Кээ бир изилдъч\лър бул эки кър\н\штъ теё салыштыруу бар деп эсептешет. Чындыгында, кыздын эё эле чоёу экендин бил\\ \ч\н аны башка кыздар менен салыштыруу керек. Бирок бул логикалык жак. Бизди болсо логикалык жактын лингвистикалык туюнтырылат. Ъзбек илимпоздору «... бул сыйяктуу к\чътмъ даража формалардын негизинде толук (анык), бирок конструкцияда чагылдырылбаган салыштыруу турат» /О. Базаров, 1997, 34-б./ деп кърсът\штът. Эгерде «чагылдырбаса» аны категориялык жактан анализдътъгъ болбойт.

Демек, ушул жерде экинчи жагы да ачык болот.

**II. Лингвистикалык жагы.** Морфологиялык категориянын м\чълър\ гомоген м\нъзд\\ болушу керек.

Т\рк тилдеринде морфологиялык категориянын м\чълър\ синтетикалык табиятка ээ.

Биз салыштырма даражаны билдир\\ч\ -ро= (-ыраак) м\чъс\нън башка синтетикалык форманы жолуктурбадык.

Демек, ушул категориянын эки м\чъс\ – нъл форма жана - ро= (-ыраак) бар.

Ушул формалар тъмънк\чъ жеке грамматикалык маанилерди кърсътъ алат.

**Нъл форманын жеке грамматикалык маанилери.**

1. Белгинин салыштырма эмес абалын кърсътът.

Ъзбекче: Менга изил ранг ё=ади.

Катта арава =аерда юрса, кичиги ыам \ша ердан юради.

Кыргызча: Мага кызыл т\с жагат.

Чоё араба кайсы жерден ж\рсъ, кичинекейи да ошол жерден ж\рът. Бул жерде эч кандай синтагматикалык байланыш сезилбейт.

2. Белгинин салыштырма абалын кърсътът.

Ъзбекче: Бизнинг ьювлимиз сизнидан катта.

Бир – юздан неча баробар кичик?

Кыргызча: Биздин |й|б|з сиздикинен чоё.

Бир – ж\здън канчага аз?

Мында белгил\\ даражада чоёоюу же кичирей\\ маанилери сезилет.

-ро= (-ыраак) формаларынын жеке грамматикалык маанилери.

Белгил\ белгиге салыштырууну кърсътът:

Ъзбекче: У меникидан =изилро= к'йлак кийибди.

Ойсулув г\залларнинг г\зали эди.

Кыргызча: Ал меникинен кызылыраак къйнък кийиптири.

Айсулуу сулуулардын сулуусу эле.

Мында белгил\ даражада къбъй\ маанилери кър\нът.

Ченемдик (ълчъм) белгисине салыштырууну кърсътът.

Ъзбекче: Кучлиро= йигитлардан \нtasини ча=ириб кел!

К\нглим ш\rро= нарса тусайди.

Кыргызча: К\чт\ | ръзък жигиттерден он чактысын  
чакырып кел! Къё\л\м тузу къб\ръзък нерсени  
каалайт.

Мында эч кандай синтагматикалык мамиле сезилбейт.

Ушул жеке грамматикалык маанилерди синтездъй менен категориянын жалпы грамматикалык маанисин белгилъгъ болот.

Ушул категория жалпы грамматикалык маанинин семантикалык жактарынын салыштырмалуу жана салыштырмалуу эмес белгилеринин кърсътк\ч\ болуп, синтагматикалык мамиле болгон же болбогон учурларда ишке аша турган ъзгъчъл\к анын синтаксистик жагын пайда кылат.

Даража категориясы. Морфологиялык м\мк\нч\л\г\ боюнча даража категориясынын жалгыз эки м\чъс\ болушу м\мк\н.

Изилдъйб\зд\н мурунку бъл\мдър\ндъ белгиленгендей, морфологиялык категориялардын м\чъс\ болуш \ч\н (т\рк тилдеринде) синтаксистик форманын болушу зарыл. Мына ошондой формаларга биз изилдеген тилдер ээ болбогон к\чътмъ даражага биз атайын токтолбодук.

Ъзбек тилиндеги жай жана басаёдатма формалар ъз\ уланып жаткан създ\н мазмунунан келип чыгуучу маанинин оттенкалары менен жана конситуативдик м\мк\нч\л\г\ боюнча айырмалануучу тъмънк\дъй жеке грамматикалык маанилерди пайда кыла алат.

Жай даражанын нъл кърсътк\ч\ кеёири колдонулуп, белгини эч кандай салыштыруусуз т\здън-т\з кърсътът (1), айрым шарттарда к\чътмъ (2) жана басаёдатма белгини (3) кърсът\ш\ м\мк\н.

1. Ъзбекче: Катта отга – катта =ози=.

Сепли =из б\лгунча, эпли =из б\л.

Ювоши отнинг тепкиси ёмон.

Кыргызча: Чоё атка – чоё казык.

Септ || кыз болгончо, эпт || кыз бол.

Жоош аттын төлкени жаман.

2. Ъзбекче: Энг з\r бодринг Олтиари=да б\лади.

+алампир ачи=лигидан к\зидан ёш о=иб кетди.

Узум роса ширин экан.

Кыргызча: Эё жакшы бадыраё Алтыарыкта болот.

Калемпир аябай ачуу болгондуктан, къз | нън  
жаш агып кетти.

Ж|з|м аябай таттуу экен.

3. Ъзбекче: Оч =изил к\йлак кийган келинчак таъзим =илди.

Лаблари ним пушти, =ошлари сал эгик.

Кыргызча: Ач кызыл къйнък кийген келинчек таазим  
кылды. Эриндери кызғылт, каштары бираз  
кайрылган.

Басаёдатма даража белгинин нормадан тъмън экендин, к\чс\зд\г\н тълчъмгъ салыштырмалуу (1), башка белгиге салыштырмал\\ (2) кърсътът.

1. Ъзбекче: К\кимтир =ора осмондаги бөйисоб юлдузлар ча=наб туради.

Хурсандлигидан сарыши юзи ялтираб =изьиш тусга кирди.

Кыргызча: Къг|лт|r асмандағы эсепсиз жылдыздар жаркырап

турат.

C|й|нгън|нън сарғыч ж|з| жалтырап

кызғылт

t\скъ кирди.

2. Ъзбекче: Лаблари аввалгидан =изьиш тортиб, жонлангандай к\ринади.

Кыргызча: Эриндери мурункудан кызғылт тартып, жандангандай кър|нът.

Жай даража (2), (3) менен басаёдатма даражанын (2) колдонушунда алдындагы съз менен байланышы (контекстуалдык талап) сезилип турат. Себеби ушул жеке грамматикалык маанилердин ишке ашышында ушундай синтагматикалык шарт зарыл болот.

Даража категориясынын жалпы грамматикалык маанисинин семантикалык жагын, белгини даражалап кърсът\\ аркылуу синтаксистик жагын да контекстуалдык талаптын бар же жоктугун пайда кылат.

Т\ркология илиминде этиште репрезентация кылуучу формалардын бар экендиги дээрлик бардык т\ркологдор тарабынан моюнга алынат.

Бирок ушул формалардын категориалдык ордуна тиешел\\ къз караштар анчалык къп эмес.

Биздин оюбузча, ушул формалар жън\ндъ б\г\нк\ лингвистиканын алдында турган тъмънк\ проблемаларды:

1. Ъзбек, кыргыз тилдеринде ушул формалардын пропорционалдуулугун;

2. Алардын създ\н жасалышына болгон мамилесин;

3. Ушул формалардын категориалдык ъзгъчъл\ктър\н белгилеп ът\\ зарыл:

Бул проблемалардын биринчиси толук анализди талап кылбайт.

Ъзбек жана кыргыз тилдерине арналган бардык грамматикаларында салыштыруунун ъз\ гана бул формалардын семантикалык жана синтаксистик ъзгъч\л\ктър\нъ караганда, ъз ара туура кел\\с\ кърсът\лтт.

Бул формалардын съз жасоо учурунда аларда чынында, създ\н семантикасына таасир эт\\ ътъ к\чт\\. Бирок «съз жасалып жатат» деш \ч\н жетишерлик эмес. Мунун эки себеби бар:

### **1. Семантикалык себеп.**

Алар създ\н семантикасына канча ъзгър\\ киргизбесин, этишке тиешел\\ болгон аракет, ал-абал процессин билдир\\ ъзгъч\л\ктър\ сезилип турат.

### **2. Морфологиялык себеп.**

Ушул формалар ъз\ уланып жаткан създ\н этишке тиешел\\ кърсътк\чтър\н\н жалганышына тоскоолдук кыла албайт. Бирок негизги орун мамиленин м\чълър\нъ тийишт\\ болот.

Бирок бул формалардын категориялдык ордуна баа бер\\ оёй эмес. Атоочтук, чакчыл жана кыймыл атоочтор т\рд\\чъ: этиштин ъзгъчъ формалары, функционалдык формалары, категориалдык эмес формалары деп аталат. /Кыргыз адабий тилинин грамматикасы, 1980, 342-б.; Узбек тили грамматикаси, 1975, 510-525-б./.

Анда алар кандай категорияларга биригишет деген суроо туулат. Атоочтук, чакчыл, кыймыл атоочтордун ар бири т\рд\\ формага ээ, ошондуктан алар ъз алдынча категорияларга биригет.

Ушул категория м\чълър\н\н бардыгын салыштырылып жаткан эки тилде теё башка т\рк\мгъ репрезентациялоого м\мк\н. Так мына ушул жагы алардын жалпы категориалдык ъзгъчъл\г\н белгилейт. Ъз кезегинде ушул категориянын ар бир формасы (формалар \чъ - чакчыл, атоочтук, кыймыл

атоочтор, бул формалардын кърсътк\чтыр\ да бир нече) ушул жалпы категориалдық маанини бъл\п, ъз\н\н жалпы грамматикалық маанисин пайда кылат.

Кыймыл атоочтор - этишти зат атоочко репрезентациялап, зат атоочко тиешел\\ бардык милдетти аткаруу м\мк\нч\л\г\н берет.

Чакчыл - этишти тактоочко репрезентациялап, тактоочко тиешел\\ бардык милдетти аткаруу м\мк\нч\л\г\н берет.

Атоочтук - этишти сын атоочко репрезентациялап, сын атоочко тиешел\\ бардык милдетти аткаруу м\мк\нч\л\г\н берет.

Бул формалар «этишти репрезентациялоо» белгисине караганда, эквиваленттик оппозицияны пайда кылып, кыймыл атооч - зат атоочко, атоочтук - сын атоочко, чакчыл - тактоочко репрезентацияланат.

Репрезентация категориясы семантикалық жактан этишке - зат, сын атооч жана тактоочко тиешел\\ маани бер\\ менен синтаксистик жагынан ошол т\рк\мдъргъ тийишт\\ милдет аткар\\ м\мк\нч\л\г\н уюштурат.

Тил илиминде субъективд\\ баалоочу формалар жън\ндъг\\ алгачкы маалыматтар XX кылымдын башында эле айтыла баштаган. Лингвистикалық адабияттарда бул категория ар кандай аныктамаларга ээ. Мисалы А. И. Ефимов: «Экспрессивд\\ каражатка эркелеткен, кичирейткен създър кирет», - деп жазат./А. И. Ефимов, 1961, 85-б/. Белгил\\ окумуштуу Ф. М. Мусабекова да кичирейткен жана эркелеткен т\ш\н\к\т\\ уюштурган м\чълър аркылуу да съз жасоо м\мк\нч\л\г\\ бар экендигин белгилеген. / Ф. М. Мусабекова, 1976, 105-б/. Ъзбек тилинде (киргыз тилинде да) субъективд\\ баалоо категориясына тиешел\\ формалар с\йлъъч\н\н объективд\\ коомго оё же терс мамилесин бер\\ милдетин атарат. Субъективд\\ баалоочу маанини билдири\ч\\ форма жана анын маанилик алкагы ъзбек тилинин жана кыргыз тилинин ън\г\\ мезгилинде ъзгър\п бара жатат.

Ъзбек тилиндегидей кыргыз тилинде да кичирейт\\, эркелет\\ маанилерин билдириген -ке, -ча, -тай м\чълър\\ бар. Аларды субъективд\\ баалоо формалары деп эсептейбиз. Себеби « Бул м\чълър уёуга жалганып, кичирейт\\, эркелет\\, мыскылдоо, кемсина\\, урматтоо, жалыныч.... маанилерди түюнтат» / Т. Аширбаев, 2001/. Бул м\чълър «... башка грамматикалық кубулуштар менен тыгыз байланышып, кээде аларды шарттап да калат. Ошондуктан съз жасоонун касиеттери тилдин грамматикалық т\з\л\ш\н\н айрым

законченемд\ \л\ктьр\н ачууда маанил\ \ ролду ойнойт» / Б. Орузбаева, 1994, 38-б./. Субъективд\ \ баалоону билдир\ \ч\ форма зат атоочтун жеке създ\ \к формасы, бул форма лексикалык – морфологиялык категория. Себеби ал субстанциалдык маанинин жалпылыгында тъз\ \нчъ система пайда кылат. Субъективд\ \ баалоо категориясына – кичирейт\ \, урматтоо, эркелет\ \ формалары кирет.

Ошентип, субъективд\ \ баалоонун формасы т\ \рк тилдеринде ошондой эле тъзбек, кыргыз тилдеринде кър\н\шт\, нерсени, кыймыл-аракетти таасирд\ \ к\ \чът\ \п же тътъ жогорулатып, же болбосо абдан тъмъндът\ \п билгиз\ \н\, урматтоону, кичирейт\ \-эркелет\ \н\ билдирип кептин так, таамай жана мазмундуу болушун камсыз кылат.

### **КОРУТУНДУ**

Биз тъзбек жана кыргыз тилдериндеги морфологиясына система катары карап илимий-изилдът иштерин ж\ \рг\ \зд\ \к жана тъмънк\ \дъй жыйынтыкка келдик:

1.Морфология тилдин системалык тъзгъчъл\ \ктьр\н ачык чагылдырат.

2.Системалык т\ \з\ \л\ \шт\ \н закондору текстеш тилдер \ч\ \н жалпы бирдей болгондуктан, м\ \нъз\ \ жактан агглютинативд\ \ болгон т\ \рк тилдеринин морфологиясын тъз ара салыштыруу мууну ачык кърсът\ \.

3.Ън\ \г\ \ жолу т\ \рд\ \чъ болгондугуна карабай, текстеш тилдерде бирдей морфологиялык категориялардын тизмеги т\ \з\ \лгънд\ \г\ \ морфологиянын тышкы таасирлерге тътъ аз берил\ \ч\ \, ырааттуу т\ \з\ \лгън туюк система экендин кърсът\ \.

4.Морфология – системалардын системасы, жогорку даражадагы полимер. Анын тутумундагы ар бир бирдик тъз кезeginde ага салыштырмалуу микросистема, тъз\ \н\ \н ички т\ \з\ \ч\ \лър\ \н\ \ салыштырмалуу макросистема боло алат.

5.Ар бир морфологиялык бирдик мазмуну жактан оппозициялуу т\ \з\ \лгън, бул анын тилдик системанын м\ \чъс\ \ катары башка бирдиктер менен мамиледе болуш шарттуулугунан жана тъз\ \н\ \н имманенттик тъзгъчъл\ \ктьр\ \н\ \ ээ экендинен келип чыгат. Муну биз шарттуу т\ \рд\ \ синтаксистик жана семантикалык жактар деп атадык. Синтаксистик жана семантикалык жактар ар бир морфологиялык бирдик – морфологиялык категориянын мисалында тъз\ \н\ \н тиешел\ \ \ кър\ \н\ \шт\ \ ээлейт.

6.Т\ \рк тилдеринин атооч категорияларын системалык жактан изилдът\ \ тъмъндъг\ \лърд\ \ эске алуу зарыл:

6.1. Тил, норма, кеп т\ш\н\ктър\н бири-биринен айырмалоо;

6.2. Жалпылык, ъзгъчъл\к, жекеликти айырмалоо;

6.3. Ар бир морфологиялык бирдикти система м\чъс\ катарында эсептъ.

6.4. Ар кандай морфологиялык бирдиктердин мазмунунун оппозициялуу тараптардан т\з\л\ш\н жана категориялаштары же башка окшош кубулуштар менен диалектикалык ъзгър\\ч\ мамилелерде турушун эске алуу.

7. Съз т\рк\мдър\ атайын морфологиялык бирдик катары създърдън т\з\лгън алкак болуп эсептелет.

8. Ъзбек жана кыргыз тилдеринде съз т\рк\мдър\н\н мазмундук жана грамматикалык м\мк\нч\л\ктър\ бирдей.

9. Ъзбек жана кыргыз тилдеринде съз т\рк\мдър\н салыштырып изилдъь мындай корутундуга алып келди: грамматикалык-морфологиялык жактан форма боюнча ъзгър\\м\мк\нч\л\ктър\ кеёри болгон съз т\рк\мдър\ндъ лексика - семантикалык топторго бъл\н\\ даражасы тъмън (пассивд\\) болот. Ажыратылган лексика-семантикалык топтор да ъз ара бири - бирине ът\\ м\мк\нч\л\г\нъ, анык чектелбеген ъзгъчъл\ктър\нъ ээ. Биздин оюбузча, мунун себеби алардын реализацияланышы жана белгил\\ позициялык тараптары семантикалык эмес, морфологиялык ъзгъчъл\ктър\ менен белгиленишинде болот.

Грамматикалык маани тилдик жана тилдик эмес мамилелердин белгисиз жана жалпыланган чагылдырылыши болуп, ал эми аны кърсът\\н\н ар кандай жолдору катары грамматикалык форма эсептелет. Бир гана жалпы грамматикалык маанини айланасына биригип, ушул жалпы грамматикалык маанини бъл\п кърсът\\ч\ формалардын жыйынтыгы катары морфологиялык категория эсептелет.

10. Ъзбек жана кыргыз тилдеринде атооч категориялар синтетикалык касиетте болуп, бул эки тилде ъз ара бири - бирине туура кел\\ч\ бирдей атооч категориялар бар.

11. Салыштырылып жаткан эки тилде атооч категориялар жогору даражада уюштуруучу касиетке ээ. Тилде болгон синтетикалык формалардын бардыгы атооч категория тарабынан топтолот. Ушул категориялардын айланасына кирбекен синтетикалык формалар башка типтеги морфологиялык союз, мисалы съз т\рк\мдър\нъ кир\\с\ м\мк\н.


12. Категориялар съз т\рк\мдър\н\н белгил\\ ъзгъчъл\ктър\ эмес, ъз алдынча тилдик кубулуштар болуп эсептелет.

13. Морфологиялык категорииалар белгил\\ съз т\рк\м\н же с\йлъм бъл\г\н айырмалашы да м\мк\н. Ошого карай морфологиялык категория «классификациялоочуларга» (белгил\\ съз т\рк\мдър\ же лексика – семантикалык топторду айырмaloочулар) жана «репрезентациялоочуларга» (белгил\\ с\йлъм бъл\г\н айырмaloочуларга) бъл\нът.

14. Таандык категория «классификациялоочуларга» да, «репрезентациялоочуларга» да кирбейт. Ал жеке ъз\ калган бардык морфологиялык категорииалар менен эквиваленттик оппозицияга кирет.

Ъзбек жана кыргыз тилдеринде морфологиялык категорииалардын ъз ара байланыш тизмегин тъмънк\чъ кърсът\гъ болот:


### Классификациялоочулар



### Репрезентациялоочуулар

Съз т\рк\мдър\ндъг\ оппозициялардын тизмеги ътъ татаал болгондуктан, аны чиймеде тъмънк\чъ чагылдырууга болот:

#### Ъз алдынчалыктын къбъй|ш|



Ъз алдынчалыгы жоголуу даражасына карай бъл\кчълър эё акыркы позицияны ээлейт, ъз алдынчалыктын къбъй\\ жагынан жогорку позицияны зат атооч, сын атооч, сан атооч, этиш жана тактооч ээлейт.

Демек, ъзбек жана кыргыз тилдеринин атооч категорияларын системасы мазмундук жагынан жакын болгондуктан, айырмалар тилдердин анализинин эмпирикалык планына байланыштуу болот. Бул болсо т\рк тилдерин изилдъян\н кийинки баскычтарында методологиялык закондорго негизделиш м\мк\нч\л\г\н берет.

**Диссертациялык иштин негизги мазмуну жана изилдълърд\н натыйжалары автордун жарыкка чыккан монографияларында, илимий макалаларында, илимий докладдарынын тезистеринде, окуу китечтеринде, окуу куралдарында чагылдырылган. Алардын негизгилери тъмъндъг\лър:**

### **Монографиялар:**

1. Мирзахидова М. И. Кардош тиллар киесий фонетикасида унлилар: Монография. – Жалал-Абад, - 2001. -119 б.
2. Мирзахидова М. И. Морфологиялык категориялардын система катары табияты: Монография. – Бишкек, 2008. -272 б.

### **Окуу китечтер:**

1. Мирзахидова М. И., Дарбанов М. Кыргыз тили. 3-класс. –Ташкент. Шарк басмаканасы. 1998. -237 б.
2. Нурманов А. , Мирзахидова М. И., Мулламадаминов А., Холтураев С. Узбек тили. 6-синф. Учкун ААК басмаканасы. – Бишкек, 2008. -272 б.

### **Окуу - методикалык куралдар:**

1. Мирзахидова М. И. Ыозирги \збек адабий тили Фонетика. – Жалалабат. 2002. -45 б.
2. Мирзахидова М. И., Мамарасулова Б., Саидова С. Морфология. –Жалалабат. 2006 -119 б.
3. Мирзахидова М. И. Лексикология. –Жалалабат. 2005. –119 с.

## **Илимий журналдарда басылган макалалар:**

1. Мирзахидова М. И. /збек ва =иръиз тилларида к\плик категориясининг берилиши. // Хабарлар илимий журналы. -Фергана, 2002. - № 1-2. -71-74-6.
2. Мирзахидова М. И. Кыргыз тили предметинен ъзбек мектептери \ч\н т\з\лгън программа жана окуу китептерине анализ. // Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы. -Жалал- Абад, 2003. -№1. -34-39-6.
3. Мирзахидова М. И. Т\рк тилдеринде сан атооч. // ОшМУнун жарчысы. -Ош, 2004. -№ 4. -136-138-6.
4. Мирзахидова М. И. Сон суз туркуми парадигмаси. // Фергана мамлекеттик университетинин 75 жылдыгы жана Ош кыргыз-ъзбек университетинин 10 жылдыгына арналган эл аралык илимий-теориялык конференциянын материалдары. - Фергана – Ош КЪУ, 2004. -45-49-6.
5. Мирзахидова М. И. Т\рк тилдеринде репрезентация категориясы. // Известия ВУЗов. -Бишкек, 2005. -№ 4. -32-34-6.
6. Мирзахидова М. И. Тил илиминде съз т\ш\н\г\н\н анализи. // Известия ВУЗов. -Бишкек, 2005. -№ 4. -187-190-6.
7. Мирзахидова М. И. Морфологиянын система экендиги жън\ндъ. // Ош МУнун жарчысы. -Ош, 2005. -№ 4. -180-184 -6.
8. Мирзахидова М. И. Кыргыз жана ъзбек тилдериндеги сын атоочтор. // Ош МУнун жарчысы.- Ош, 2005. -№ 4. -186-189-6.
9. Мирзахидова М. И. Некоторые размышления по критериям выделения морфологических категорий. // «Эл агартуу». -Бишкек, 2005.-№ 1-2. -С.42-45.
10. Мирзахидова М. И. Составные единицы частей речи. // «Эл агартуу». -Бишкек, 2005. -№ 1-2. - С. 46-48.
11. Мирзахидова М. И. Сырдык жана тууранды създърд\н теориясына тийишт\\ айрым пикирлер. // Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы -Жалал- Абад, 2005. - № 1.-65- 68-6.
12. Мирзахидова М. И. Сузларни туркумларга ажратишнинг мантикий ва лисоний мезонлари. // Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы. -Жалал- Абад, 2005. - №1. -68-77-6.
- 13.Мирзахидова М. И. Морфологические категории как объект сравнительного языкознания. // Научный журнал «Эл агартуу». -Бишкек, 2005. -№ 3-4. -60-63-6.
14. Мирзахидова М. И. Съз т\рк\мд\р\н\н арасындагы транспозицияга тиешел\\ пикирлер. // «Эл агартуу». -Бишкек, 2005. -№ 5-6. -4-11-6.

15. Мирзахидова М. И. Түрк тилдеринде зат атоочтор жөнүндө. // И. Арабаев атындағы КМУ нун жарчысы. Гуманитардық илимдер. -Бишкек, 2006. - № 4. -146-150- б.

16. Мирзахидова М. И. Сан категориясы. // «Эл агартуу». - Бишкек, 2006. - № 1-2. -5-11-б.

17. Мирзахидова М. И. Грамматикалык маани жана форма түшүнгүлүк анализи. //Кыргыз тили жана адабияты илимий журналы. К. Тыныстанов атындағы Ысыккъол мамлекеттик жана К. Карасаев атындағы Бишкек гуманитардық университеттеринин илимий-практикалык басылмасы. - Бишкек, 2006. -№ 10. -70-73-б.

18. Мирзахидова М. И. Кыргыз жана Ѣзбек тилдеринде таандык категориясы жөнүндө. // Кыргыз тили жана адабияты илимий журналы. К. Тыныстанов атындағы Ысыккъол мамлекеттик жана К. Карасаев атындағы Бишкек гуманитардық университеттеринин илимий-практикалык басылмасы. -Бишкек, 2006. -№ 10. -73-77- б.

19. Мирзахидова М. И. Кээ бир сөз топторунун сөз түркмдөрүнүн алган орду. // Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы. Академик К. К. Юдахиндин 115 жылдыгына арналган атайын чыгарылыш. -Жалал-Абад, 2006. -26-32-б.

20. Мирзахидова М. И. Сөз түшүнгүлүк жөнүндөгү пикирлер. // Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы. (Академик К. К. Юдахиндин 115 жылдыгына арналган атайын чыгарылыш. -Жалал-Абад, 2006. -88-94-б.

21. Мирзахидова М. И. Феъл сөз туркуми. // /збекистон Республикаси муста=иллигининг 15 йиллиги ыамда АДТПИнинг 40- йиллигига баяшланган илмий ма=олалар түплами. -Андижон, 2006. -218-219-б.

22. Мирзахидова М. И. Туркий тилларда равишиң сөз туркуми. // /збекистон Республикаси муста=иллигининг 15 йиллиги ыамда АДТПИ нинг 40- йиллигига баяшланган илмий ма=олалар түплами. -Андижон, 2006. -224 -225-б.

23. Мирзахидова М. И. +ириз ва /збек тилларида даража категорияси. // Андижон Давлат тиллар педагогика институти. Фан, таълим, жамият. (2-чи=иши). -Андижон, 2007. -176-178-б.

24. Мирзахидова М. И. Морфологияни системавий урганишнинг методологик асосларига карашлар. // Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы. -Жалал-Абад, 2009. - №1. -26-29-б.

25. Мирзахидова М. И. Тзбек жана кыргыз тилдеринде сын атоочтур даража категориясынын берилиши. // Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы. -Жалал-Абад, 2009. - №1. -87-89-б.

26. Мирзахидова М. И. +ирыйз ва \збек тилларида солиширув категорияси. // Андижон Давлат тиллар педагогика институти Фан, таълим, жамият (З-чи=иши) –Андижон, 2009. -124-126-б.

27. Мирзахидова М. И. Взгляды на понятие слова. // Андижон Давлат тиллар педагогика институти Фан, таълим, жамият (З-чи=иши). – Андижон, 2009. -126-131-б.

### **Резюме**

**Мирзахидова М. И.**  
**ЪЗБЕК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ АТООЧ**  
**КАТЕГОРИЯЛАРЫНЫН ТАБИЯТЫ**

## 10. 02. 06 – т\рк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын алуу \ч\н жазылган диссертация

Негизги създър: Морфологиялык категория, атооч категориялар, грамматикалык форма, грамматикалык маани, лексема, съз, съз т\рк\мдър\, транспозиция, трансформация, система, структура, системалык мамилелер, оппозиция, логикалык анализ критерийлери, грамматикалык анализ критерийлери (бардык атооч категорияларынын аталышы).

Иш кириш\\, \ч бъл\м, корутунду жана адабияттардын тизмесинен турат.

Кириш\\дъ теманын актуалдуулугу негизделип, изилдъън\н максат жана милдеттери аныкталды.

Биринчи бъл\м ъзбек жана кыргыз тилдеринин морфологиясын система катары изилдъън\н негиздерине арналып, текстеш эки тилдеги система, грамматикалык маани жана форма т\ш\н\ктър\, алардын диалектикалык табияты, морфологиялык категориялар жана алардын составдык бирдиктери салыштырма-тарыхый методдун негизинде иликтъъгъ алынды. Ошондой эле изилдъъдъ с\йлъм, лексема съяктуу тил бирдиктеринин белгилүк ордун ачып бер\\гъ аракет жасалат. Тил жана кепти айырмалоо, аларды изилдъъдъ\ эмпирикалык жана рационалдык баскычтардын ъз\нъ таандык ъзгъчъл\ктър\ жана морфологияны система катары изилдъъдъ колдонулган методдорго толук т\ш\н\к берилет.

Экинчи бъл\мдъ ъзбек жана кыргыз тилдериндеги съз т\рк\мдър\н\н ъзгъчъл\ктър\н, алардын изилдениш тарыхын кеёири бер\\гъ аракет жасалат да «Съз т\рк\м\», «Съз» т\ш\н\ктър\ жана аларды т\рк\мдъргъ жиктъъдъгъ\ проблемалуу жагдайлар тууралуу маалыматтар илимий негизде талкууланып, салыштырылган эки текстеш тилдеги съз т\рк\мдър\н\н жалпылыгы менен ъзгъчъл\г\ кеёири иликтъъгъ алынат. Ар бир съз т\рк\м\ изилденгенде ъзбек тилиндеги създърдъ сингармонизм законунун дээрлик жоктугу, анын себептери, кыргыз тилинде болсо бул закондун активд\\л\г\ мисалдар аркылуу далилденип, жыйынтыктар чыгарылат. Мындан сырткары съз т\рк\мд\к табияты ѿтъ талаш-тартыш туудурган кызматчы съз т\рк\мдър\ жана аларды бъл\шт\р\\н\н критерийлери жън\ндъг\ проблемалуу маселелер талдоого алынып, илимий къз караштар салыштырылат, автордук жеке къз караштар сунушталат.

Изилдъъб\зд\н \ч\нч\ бъл\м\ эки тилдеги жъндъмъ, сан, баяндоочтук, таандык, салыштыруу, даражасы, презентация, субъективд\\ баалоо съяктуу категориялардын анализине арналды.

Изилдъъдъ ъзбек жана кыргыз тилдеринин атооч категорияларынын системасы мазмундук жагынан жакын болгондуктан, айырмалар аталган тилдерди сипаттонун эмпирикалык планына байланыштуу экендиги аныкталды.

Корутундусунда илимий иликтъълърд\н натыйжалары, алынган тыянактар жыйынтыкталды.

**Резюме**  
**Мирзахиева М. И.**  
**Природы именных категорий в узбекском и кыргызском языках**  
**Диссертация на соискание ученой степени доктора**  
**филологических наук по специальности**  
**10.02. 06 –туркские языки**

Ключевые слова: Морфологическая категория, именные категории, грамматическая форма, грамматическое значение, лексема и словоизменение, слово, части речи, транспозиция, трансформация, система, структура, системные отношения, оппозиция, критерии логического анализа, критерии грамматического анализа (названия всех именных категорий).

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи исследования.

Первая глава посвящена основам исследования морфологии узбекского и кыргызского языков как системы. Система двух родственных языков, диалектическая природа грамматических значений и форм, морфологические категории и их составные единицы были исследованы сравнительно-историческим методом. Была предпринята попытка раскрыть место предложения в общей структуре системы, лексемы как знаковые единицы языка, а также в процессе исследования различия языка и речи дан полный анализ особенностям эмпирического и рационального их стадий, рассматривается морфология как система.

Вторая глава посвящена особенностям частей речи в исследуемых языках. Подробно изложены различие частей речи узбекском и кыргызском языках на научной основе представлена информация о классификаций таких понятий как «часть речи», «слово», его деление на лексико-семантические разряды, и на этой основе определена степень сходства и различия сопоставляемых двух языков.

Анализирована общность и особенность частей речи двух родственных языков.

При исследовании выявлено, что в узбекском языке отсутствует закон сингармонизма, а в кыргызском языке наоборот этот закон строго соблюдается. Даны разные точки зрения исследователей в области изучения служебных частей речи, выделены спорные вопросы и критерии их разделения.

Третья глава содержит анализы таких категорий как склонение, число, сказуемости, принадлежность, сравнительность, степени, репрезентация субъективной оценки.

Определено, что система именных категорий узбекского и кыргызского языков имеет в основном общность по содержанию, их различие связано эмпирическим описанием данных языков.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования.

## **Summary**

**Mirzahidova Miasar Inamjanovna.**

**The nature of nominal categories in the Uzbek and Kyrgyz languages.  
The thesis is submitted to confer the scholarly degree of doctor  
of philosophical sciences**

**Speciality: 10.02.06 - The Turkic languages.**

Key words used in the work: morphological category, nominal categories, grammatical form, grammatical meaning, lexeme and word-changing, word, parts of speech, transposition, transformation, system, structure, system relations, oppositions, criteria of logical analysis, criteria of grammatical analysis (names of all nominal categories.)

The thesis consists of introduction, three chapters, conclusion and a list of used literature. The actuality of the theme, purposes and the problems of research were included in the introduction.

The first chapter deals with the basis of research of morphology as a system of the Uzbek and Kyrgyz languages. The system of two cognate languages, dialectical nature of grammatical meanings and forms, morphological categories and the compound units were investigated by the comparative – historical method. It was also investigated the place of a sentence in a general structure of a system, lexemes as symbolic units of language and also in the process of investigation of differences of language and speech there was given a full analysis for the peculiarities of their empirical and rational stages and morphology considers as a system.

The second chapter deals with the peculiarities of parts of speech in investigating languages. Differences of parts of speech in the Uzbek and Kyrgyz languages were set in details, it was also scientifically submitted the information about the classifications such notions as “parts of speech”, “word”, its division into lexica – semantically category, and on this basis it was defined the degree of similarity and difference of two comparing languages. The commonality and peculiarities of parts of speech of two cognate languages were analyzed. During the investigation it was exposed that there isn't the law of syngrammonism in the Uzbek language, but in the Kyrgyz language this law is strictly followed.

There were given different points of view of the researchers in the sphere of studying auxiliary parts of speech, vexed questions and the criteria of their division were carried out.

The 3d chapter contains the analysis of such categories as declension, number, predicate, materials, comparison, degrees, representation and subjective valuation. It was defined, that the system of nominal categories of the Uzbek and Kyrgyz languages has commonality according to the contain, their distinction is connected with empirical description of given languages. The main results of carried research were given in conclusion.